



Кирг. 92
б.20

С60



ИТТЕР



УДК 087.5

ББК 92

Б 20

Түзүүчүлөр А. Орозова, Т. Джапаров

Б 20 **Иттер:** Балдар энциклопедиясы/ Түз. А. Орозова, Т. Джапаров; Котор. К. Садыкова; Кутаалам, 2017 – 48 б.: сүр. кырг.

ISBN 978-9967-28-353-4

Ит – популярдуу жана көп тараган айбанат. Бир нече миндеген жылдар аралыгында ал адам менен чогуу жашап жана «адамдын мыкты досу» деген атка татыктуу болгон. Окуруман иттерди колго уйрөтүүнүн тарыхын жана түрдүү доорлордо бул айбанатка карата мамиле кандай өзгөргөнүн билет. Китеңе ошондой эле иттердин түрдүү түрлөрү жөнүндө кызыктуу маалыматтар бар.

Б 4802060000-17

ISBN 978-9967-28-353-4

УДК 087.5

ББК 92

© «Кутаалам» ЖЧК, 2017

МАЗМУНУ

КИРИШ СӨЗ 4

ИТТЕРДИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ 5

ИТТЕРДИ КОЛГО УЙРӨТҮҮ 9

ЖАШООНУН БАШТАЛЫШЫ 10

ИТТЕРДИН ЖЫТ СЕЗҮҮСҮ 11

ИТТЕРДИН УГУУСУ 14

ИТТЕРДИН КӨРҮҮСҮ 16

ИТТИН АДАТТАРЫ 17

ТУЛКУ ТИЛИ 19

ИТ МЕНЕН МАМИЛЕ ТҮЗҮҮ 21

ИТ ТУКУМДАРЫ 23

Айдакчы иттер.....	24	Сибирь хаскиси	30	Япон хини	37
Орус ала айдакчысы.....	24	Немис овчаркасы.....	31	Акита-ину	38
Бигль.....	25	Алабай	31	Немес пинчери	39
Тайган иттер	25	Колли	32	Ньюфаундленд.....	39
Грейхаунд.....	26	Йоркшир теръери	32	Ротвейлер	40
Ирландиялык бөрү басар....	26	Такса	33	Мопс	41
Орус тайганы	26	Пудель	33	Эрдэлтерьер	41
Тайган.....	27	Пекинес	34	Англис бульдогу	42
Из кубар иттер	28	Померан шпици.....	35	Англис кокер-спаниели.....	43
Англиялык сеттер.....	28	Доберман.....	35	Америка кокери	44
Пойнтер.....	29	Чихуахуа.....	36	Шарпей	44
Ретриверлер	29	Сенбернар	37	Тибет мастифи	44

КЫЗЫКТУУ ФАКТЫЛАР 46



КИРИШҮҮ



Киши ит менен. Ливиядагы аскадагы сүрөт

Миллион жылдар мурун биз бүгүн карышырлар, иттер, тулкулөр, гиендер деп атаган аң уулоочулардын жалпы теги (атасы) бир болгон. 14 миң жыл илгери адамдар иттерди колго үйрөткөн деп эсептешет. Эмне үчүн мындай болгон? Түрдүү тукумдагы иттер түрдүү тармактарда көп кылымдардан бери адамдарга кызмат кылып келатышат. Алар аң уулоого, малды багууга жардамдашат, кишилерди кырсыктардан сактайт, аларды жана мүлкөрдү коргойт, ошентип өздөрүнүн ээлеринин көнүлүн курсант кылат. Үйге пайдалуу башка жандыктар бар экенине карабастан дал ушул итти адамдын досу деп аташат. Итте эёсине берилгендиk, аны коргоого, ага жардам берүүгө, жакшы көргөн эёсине кызмат кылуу үчүн бардык тапшырмасын аткарууга даяр сяяктуу жакшы сапаттар бар.

Ит жөнүндө илим эзектан бери эле бар. Биздин доорго чейин эле кытай императорлорунун кызматында ит боюнча адистер болгон (императордун үй бүлөсүнөн тышкaryы коркунучтуу өлүмдө өкүм кыльынгандар кудайындай көргөн саксайган пекинестерди кармоого укугу жок болгон).

Кинология иттердин анатомиясын, алардын келип чыгышын, эволюциясын, алардын көп түрдүү тукумун, көбайышун, багылышын жана үйрөтулүшүн, ошондой эле адамдын керектөөсү үчүн бул айбандардын жалпы жана атайын пайдаланышын изилдөөдө. Иттерди колго үйрөтуү

жана түрдүү тукумдардын пайда болушу көп кылымдык тарыхты камтыйт, кинологияга тишелүү деген алгачки эмгектер эчак эле Байыркы Грецияда жана Байыркы Римде пайда болгон. Байыркы Грецияда ит багуучулукка арналган жана түрдүү тукумдардын келип чыгышын сүрөттөөгөн көптөгөн трактаттар Байыркы Грециядан чыккан.

Кинология туруктуу өнүгүүдө. Адаттагы багуучу, кайтаруучу жана аң уулоочу милдеттерден тышкaryы да иттерге жаңы нерселерди үйрөнүүгө туура келүүдө. Иттер деңиздеги кырсыктардан, кар алдында калган адамдарды куткарат, күйүп аткан имараттардан адамдарды сүйрөп чыгарат, жер титиреген жерлерде жабыр тартуучуларды табат, кылмышкерлерди, наркотиктерди, пайдалуу жер алдынdagы байлыктарды жана жарылуучу миналарды ж. б. издең табат. Иттердин «кесиптик» дүйнөсү кереги жогунан динамикалуу жоголуп экинчи керектүү жагы пайда болууда.

Кинология – кызыктуу илим. Азыр дүйнөдө эл аралык кинологиялык уюмдар тарабынан таанылган иттердин 400 дөн ашык түрдүү тукуму бар. Алардын эң көрүнүктүүсү – FCI (фр. Federation Cynologique Internationale) Эл аралык кинологиялык федерация (ЭКФ). Федерацияга 91 өлкөнүн улуттук кинологиялык уюмдары кирет.



Ит жер титирөөдөн куткарууда

ИТТЕРДИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ

Иттин өзүнүн тубаса касиети – жырткыч. Сүт эмүүчү жырткычтардын тобу (*Carnivora*) иттердин, мышыктардын, кунь-индердин, аюулардын жана башкалардын тобун өзүнө камтыйт. Сырткы түрлөрүнүн айырмачылыгы болгон менен алардын көп жагы окшош. Биринчи кезекте алардын тиштеринин түзүлүшү окшош. Бардык жырткычтар эт жегичтер: аңчылыкта кармаган айбанаттарды же өлүп калгандарды (тарптарды) жешет. Анткени, жырткычтарда эн чоң тиштери – азуулары менен аны өлтүрүшөт, калган тиштери майда. Ашканзы бир бөлүктөн турат, салыштырмалуу ичегиси кыска, ошондуктан этии болушунча женил сицирет. Соөгү бекем, башы өтө каттуу болондуктан тынымсыз кыймылга ыңгайлашкан.

Тулкусун жыш өскөн жүндүү тери кантап турат, шыйрагында тырмактары бар – бул кол салууда жана коргонууда тишке кошумча курал. Кыскасы, жырткыч айбанаттарда баш мээси, нерв системасы жана сезүү органды жакшы өнүккөн. Мунун баары кармай турган аңын мыкты аңдыганга жана олжосун карамаганга жардам берет.



Түлкү



Калтар

Иттер тобуна (*Canidae*) бир нече тукум кирет: карышкырлар, иттер, түлкүлөр, калтарлар ж. б. Баардыгы болуп 36га жакын түрү санаат.

Иттер тобуунун өкүлдөрү башка жырткыч айбанаттардан эмнеси менен айырмаланат? Иттер жана аңын тукумдаштары шыйрагынын манжалары менен кыймылдашса,

мисалы, аюулар шыйрагынын таманына бардык салмагын салат. Иттердин алдынкы шыйрагынын бештен манжалары бар, бешинчиси жөн эле кармалып турат, ал таянуу учун пайдаланылбайт (солдо), а арткы таманы – төрт манжалуу (ондо). Тырмагы кыймылдабайт (мышыктардынан айырмасы), анткени, ал өтө деле курч эмес. Иттерде жыт сезүү жакшы өнүккөн, ал жыттарды гана билбестен, көптөгөн буркураган жыттардан белгилүү ароматты айырмалай алат.

Иттерде угуу жөндөмү адамга карағанда өтө кенири.

Иттерде түстү көрүү жок, бирок, алар алыстагы бир нерсени (бир нече жүз метрден) айырмалай алат. Үйдөгү иттердин жакын тукумдаштары (*Canis*) иттердин тукумдарына биригет. Белгилүүрөөк жапайы болу тукумдарынын өкүлдөрү – чөөлөр (коркоо), койоттор, динго иттери жана карышкырлар. Иттердин тукумдаштарынын жалпы сырткы белгиси алардын көзүнүн карегинин тегерек болондугунда (түлкүлөрдө ал тегерек). Булардын жашоосу да окшош: бул жырткычтар үйүр – үйүрү менен же чакан топ болуп жашашат (түлкүлөр жалгыз жашашат, тукумдашуу убагында гана биригишет).



Көк карышкыр

Чөөлөрдүн төрт түрү. Сыртынан алар карышкырлардын кичирайтилген көччүрмөсүндөй көрүнөт. Эң көп тараганы – кадимки же алтын чөө (*Canis lupus*). Салмагы 15 кг. чейин, узуну 120 см, өнү – боз саргыч. Ал түндүккө көп алыс кетпей



Даакылуу чөөлөр

Африканын Түндүгүндө жана Чыгышында, Түштүк – Чыгыш Европада, Түштүк, Ортоңку жана Батыш Азияда жашайт. Уч башка түрү – жонунда даакы кийизи бар, чарапекей (жол – жол) жана Эфиопиялык – Африкада жашайт, эфиопиялыгы өтө сейрек кездешет. Адам чөөнү жаман көрөт. Бир жагынан алар чоң жырткычтардан калган эт калдыктарын, ылгабай ыплас тарптарды жешет, чычкан менен келемиштерди жок кылат. Калктуу аймактардын четиндеги таштандыларга үзүлтүксүз келип ыргытылган тамак – аш калдыктарын жешет. Экинчи жагынан, кээде койлордон бөлүнүп калган кой-эчкилер, ачык калган тоокканалардан тооктор чөөнүн жемине айланат. Эгер адам үйдө жок болуп калса чөөлөр тартынбастан ашканага, кампага же чатырга кирип жей турган эмне болсо ошонун барып ташып кетет.

Анибус (Байыркы Египет жашоосунда табытта мумия менен катырылган Кудай) чөөнүн башы менен сүрөтте чагылдырылган. Римдиктер чөөнү алтын карышкыр деп аташкан. Ушундан улам латынча aureus, тагыраагы алтын деп аталган.

Америка континентинде иттердин эки башка жакын тукумдаштары жашайт. Койот (Canis latrons), же шалбаадагы карышкыр, ал АКШ менен Канаданын батышында жана түштүгүнде Мексикадан Коста – Рикага чейин жашайт.

Койот чондугу боюнча карышкырдан кичирээк, бирок, чөөдөн чоң. Буурул – сур көк коюу жүнү жонуна келгенде карат. Койот көбүнчө адамдарага жакындейт жана эң каттаал шартта жашап кете алат.

Койоттор эреже боюнча чакан үйүрдө жети ургаачы, бир эркек болуп жашашат.



Койоттор

Койоттор тамакты ылгабай жеген айбан деп эсептелет, ошентсе дагы 90% жан-жаныбардын эти менен тамактанат. Койоттордун сүйгөн тамагы негизи эт болсо дагы алар жер-жемиш, жашылчаны да жешет. Койоттор кедр жана карагайдын жалбырактарын, жер жангак, а түгүл алма, кулпунайды жешет. Өзгөчө күздүн башталышында жер – жемиш, жашылча менен тамактанышат.

Койоттордун болгону 19га жакын түрү бар деп эсептелет.

Ацтек тилинен «Койот» «Кудайдын ити» деп каторулат. Түндүк Американын бир топ жергилиткүү урууларынын диний түшүнүгү боюнча ал ыйык, тотем жаныбар, ага аңчылык кылууга тыюу салынат.



Австралияда жашаган чөнтөктүү жаныбар жырткычтар тобунун жалгыз өкүлү – динго или (Canis dingo). Боюу боюнча үй итинен чоң, күрөн сары, сарыраак же ачык сары түстө. Динго боюнча окумуштуулардын ою эки ача: бир даары ал үй итинен



жапайыланган десе, башкалары – иттин өзүнчө түрү дешет. Болжолу динго Австралияга көп кылымдар мурда, континент – арал Түштүк Чыгыш Азия менен жаратылыш өзү жасаган табигый көпүрө бириктирилген учурда келген.

Динго адамга жакындашы ыктымал, бирок, ал үй жаныбары катары эмес, анын мүнөзүн башкарууга мүмкүн эмес болгондуктан дингону колго үйрөтүү аракети текке кеткен. Динго австралиялык фермерлер учун чыныгы мүшкүл. Ал үй айбанаттарына, койго жана алардын кенгурусунан кол салат.



Динго иттери

Фермерлер бир нече жолу аларды атып салууга аракеттенишкен, бирок, натыйжасыз аяктады. Ушуга байланыштуу 1880 – жылы «Ит коргон» курулушу башталган (дингодон коргоо учун коендордун жайытын, койлордун жайытын тор менен тосушкан). 1960 – жылдары бир нече тосулган жерлерди кошуп даңғыр жолго чейин тоскондуктан натыйжада өтө чоң тосмок пайда болду. Азыр тосмо Тувумба шаарынан Австралиянын Чон булуна чейин жетип, чондугу 8500 км. түзөт. Бул адамдар тарабынан күрүлгөн эн чоң тосмо курулуш. Тосмонун бүт айланасын атайын күзөтчүлөр кайтарышат, тосмонун жыртыгынан коен отсо же жер астынан казып чыкса тосмодон өткөндөрдүн баарын динго өлтүрет.

Иттердин жапайы түкүмдештари (дингодон башкасы) колго бат үйрөнөт. Мындан тышкary алардын баары үй ити

Динго таптакыр үрбөйт, кадимки иттер сыйктуу «гав-гав» деген сыйктуулар анда жок. Аларда өзүнүн өздүк доошу бар, бирок ал үргөнгө ошкобойт, алар карышкыр сыйктуу улуйт жана ырылдайт.



менен чагышат (динго дагы) жана кадимкideй түкүм берет, бул иттердин түкүмүнүн атасы чөөлөрдөн дегенге негиз берет, башкалары алардын түпкү атасы – карышкыр дешет. Азыркы убакта бардык иттердин түкүмү үй итинин түрүнө кирет (*Canis familiaris*) жана түпкү жалгыз атасы – көк карышкыр деп эсептелет.

Үй итинин түкүмү ар түрдүү жана көп, аларды айбанаттардын ар түрдүү түрү деп кабыл алууга женил, бирок, сырткы айырмачылыгы иттердин өзүн адаштыrbайт. Колтойгон дог менен кичинекей чи-хуахуа жолукканда ошо замат бирин-бири ит экенин билет. Булардын ортосунда эмне жалпылык бар? Баардан мурда түпкү аталаары карышкыр менен таанышкандан кийин анан иттин ким экенин түшүнсө болот.

Көк карышкыр (*Canis lupus*) – жапайы жаратылышта иттердин тобунун эң чоң өкүлү. Анын тулкусунун салмагы 70 кг. чейин жетет, мойнунун бийиктиги – 70 см., денесинин узундугу – 160 см., күйругу – 50 см. Өздөрүнүн аталышы боюнча карышкырлар көк гана эмес, өңү боюнча карадан саргычка чейин өндөрү ар башка да болот. Алар токойдо, талаада, жарым чөлдө жана тундрада дагы жашашат. Бул жаныбарлар түрдүү аба-ырайына, табиятка ыңгайлашып жашап кете алат. Мурун алар Түндүк жарым шарынын баарында дайыма жашаган. Азыр Эски Дүйнөдө карышкырлар Испанияда, Италияда, Скандинавияда, Германияда жана андан ары чыгышта Куррил аралдарына чейин, Түндүк Америкада – Аляскада, Гренландия менен Канадада, АКШнын аймагындағы Канаданын кээ бир чек араларында сакталып калған. Европалык, азиялык жана американлык көк карышкырлар бир түргө кирет.

Карышкыр – тубаса аңчы. Ал абдан күчтүү жана укмуштуудай өжөр. Карышкырдын күчтүү жаактары курч тишилери менен эликтин мойнун же капиталын капшыра тишил жарат. Жырткыч аң уулаганда 150 км. чейин чуркоого кудурети жетет. Эгер кармаса анын жеми багыш, бугу, элик, каман же коен болот. Бирок, карышкырдын негизги тамагы чычкан, леммингдер ж. б. майда кемириүүчүлөр. Ал балыкты, молюскаларды, кээде а түгүл жемиштерди дагы жейт.



Карышкырлардын үйүрү

Карышкырлар орточо 12–13 төн жандык болуп үйүрү менен жашашат (мурунку учурларда 30 карышкырга чейин көп санда жамаатташ болуп жашаганы кездешчү). Бардык үйүрдүн мүчөлөрү – жакын тукумдаштар. Буларда каттуу эреже сакталган. Үйүрдүн башчысы атасы сыйктуу эле энеси дагы башчы болот, алар жуп болуп жашайт. Калган жетилген карышкырлар аларга баш ийет. Алардын артынан бир жаштан эки жашка чейинки карышкырлар келет жана андан кийин – бир жашка чейинки бөлтүрүктөр ээрчийт. Үйүрдүн мүчөлөрү бири – бирине абдан жакын жана ынтымактуу.

Карышкырлар үйүр болуп жашоо менен дайыма өз ара түрдүү добуштарды чыгарып, кыймылдарды көргөзүп жана ар кандай туруу менен мамилелешет. Ошондой эле карышкырлардын башка тили да бар, мисалы, жүнү түктүйүп турса демек чоочун бирөөнүн пайда болушун билдириет. Эгер арткы шыйрагы менен топуракты чалсек, демек, карышкыр жаалданып атканы. Эстөөсү жакшы маанайдын белгиси,

толкундануу же оор кырдаалды жумшарткысы келгендиги. Эгер айбан жону менен оонаса жана атаандашынын тамагы жагына жонун койсо демек, кечирим сурап атканы (ага эч ким каршылык көрсөтпөйт).

Дегинкиси карышкырлар мерчемдүү жерлерге капиталынан сидиги, богу жана бездеринен бөлүнүп чыккан жыттар менен белги коюп чегин бөлөт. Андан бөлүнүп чыккандар анын эркек же ургаачы экенин, жашын, ден соолук абалын, жаалдануусунун канчалык деңгээлдэ экенин жана аттүгүл ошол жаныбардын үйүрдөгү абалынан маалымат берет (кайгон белгиси жерден канчалык жогору болсо абалы ошончолук өйдө болот).

Карышкырларда угуу жөндөмү жакшы өнүккөн. Токойдо жүрүп өзүнөн 9 км. алыстагы добушту уга алышат. Эгер карышкырлар ачык жерлерде жүрсө анда өзүнөн 15 км. алыс ара-лыктагы добушту уга алышат.



Карышкырлар эркиндикте 15–20 жыл жашашат, сейректери гана картаят. Карышкыр өтө сак жана эрежени сактайт: коопсуздугу биринчи орунда турат, ошондуктан карышкырды өнүттөн жашынуунун чебери деп эсептешет. Ал анча бийик эмес есөкөн чөпкө, жакшы өспөй калган бир түпкө жашырынууга, дүмүргө же кулаган дарракка окшот калууга жөндөмдүү.

Карышкырлардын эс тутуму мыкты жана мурун көргөн кандай гана майда барат болбосун баарын эстеп калат. Ошондуктан капканга сейрек түштөт же ууланган этти алат.

Карышкыр – бул, биринчи кезекте, айбанаттар дүйнөсүнде эркиндиктин бийик символу, өз алдынчалыктын символу (айбанаттардын падышасы делген – жолборсту циркте үйретүштөт).



ИТТЕРДИ КОЛГО ҮЙРӨТҮҮ

Киши качан жана кандай кылыштырды үйрөткөн? Эч ким так билбейт. Биздин доорго чейин XV кылымга жакын болуп өткөн деп эсептешет. Кызыз карышкырларды адамдар жашаган жайдан алгачкы мергенчилердин олжосунун калдыктары кызыктырган болуш керек. Адамдар соң жырткычтын же душман уруулардын өкулдерүнүн жакындаган кооптуулукту карышкырдын жүрүш-турушунан бат эле билгени учун анын жакындашуусуна чыдаган болуш керек. Биздин доорго чейин XII миң жылдыкта алгачкы адамдарды көмгөн жерлерде тиги дүйнөдө ээсин коштол жүрүү учун көмүлгөн карышкырдын сөөгү табылган.


Археологиялык табылгалар биздин доорго чейин эле XIII миң жылдыкта карышкыр менен иттин сөөгүнүн түзүлүшүнүн айырмачылыгынын пайда болгонун, а биздин доорго чейин V-II миң жылдыкта иттердин түрдүү тукумунун биринчи белгилерин табышкан. Алгачкы адамдардын көмүлгөн жерлерин казганды карышкыр менен иттердин сөөгү жанаша жатканын көрушкөн.

Колго үйрөтүү же доместикация – бул адамдар тарабынан атаяы эле жасалган жапайы айбанаттарды өзгөртүү жана аларды колго үйрөтүү процесси. Адам эн биринчи колго үйрөткөн жаныбар – бул ит. Кээ бир маалыматка караганда бул 9–17 кылым мурда болгон.

Демек, адамдар иттерди өзүнө үйрөтүп алган соң карышкырды колго үйрөтүүнү улантышкан. Мүмкүн, алгачкы адамдар иттердин тукумун жакшыртуу учун карышкырды пайдалангандыр. Мүмкүн, ал бул айбанаттардын ортосундагы өзгөчө айырмачылыкты көргөн деле эместири.

Түпкүлгүндө карышкыр деле ит. Адам колго үйрөткөн итти өзгөрткөн жана еркүндөткөн бардык мүнөздүү белгилери

тигиндейинен да мындаиынан да карышкырга мүнөздүү. «Үйүрдүн мүчөлөрүнө» тубаса берилгендерин жана чочундарга сак болуу – күзөтчү иттердин негизги жүрүм – туруму, белгиленген курмандыкка айдактоо. Кууп баратканда үргөндүк – айдакчы иттердин өзгөчө белгиси, олжосун басаарда тык токтоп калуу адаты – из кубар иттер; теръерлер жана таксалар болсо – тытмалап чункур казышат, олжосун кадимкідей үнкүргө сүйрөп келүү – ретриверлердин иши. Карышкырдын ар түрдүү шарттарга ынгайлаша билгени иттер керек учурда дайыма адамдын жанында болушун шарттайт.



Колго үйрөтүлгөн иттер

Болжолдуу биздин доорго чейин 4000 жыл мурун иттин алгачкы сүрөттөрү аскаларга чегилген, сыйынуучу жерлерде, чопо ташбакаларда ж. б. пайда болгон. Бүт дүйнө буюнча биздин күндөргө чейин жеткен ушул сүрөттөр көп кылымдар мурун иттердин ар түрдүү тукумдарын түзүүгө негиз болуп берди. Бүгүн иттин жардамы менен космосту изилдеп, жер кендерин таап, газдын чыгып аткан жерин, наркотиктин катылган жерин табууда. Бүгүнкү күнде 400ден ашык иттердин түрү белгилүү.

Кинология (грекче сөздөн «кинос» – ит жана «логос» – илим) иттердин түрлөрүн жаратуу, аларды ар нерсеге үйрөтүү, иттердин келип чыгышынын тарыхы жөнүндөгү илим. Бул илим жакында эле, 19-кылымдын аягында иттердин тукумдарын көзөмөлгө алуудан башталды.



ЖАШООНУН БАШТАЛЫШЫ

Иттер 7–10 айлык жашынан баштап чагышууга жетилет. Бирок, бул убакта алардын организми биротоло жетиле элек болот, ошондуктан алардын камкор эсси 1,5–2 жашка чыга элек иттеринен күчүк алууга шашылбайт. Дөбөттөр жыл боюу тукумдашууга, а канчыктар күүлөө убагында гана көбөйүүгө жөндөмдүү. Ал жарым жылда бир чагышат, лайкалар, хаскилер, басенджилер жана кээ бир башка тукумдагылар, өзүнүн «табигый тамырына» жакындар бир жылда бир чагышат. Бул учурда канчыктар ойноок жана эч кимди укпаган болушат, алар бат – бат сийдик менен мерчем калтырышат, сийдиктин жыты магнит сыйктуу ошол тегеректеги дөбөттөрдү өзүнө тартат.



Алтын ретривер күчүктөрү менен

Иттердин бооз маалы орточо 62–64 күнгө созулат. Күчүктөрү тумгак чөл кабык менен туулат жана энеси аларды тумгак челинен бошотуп киндигин тиштеп узөт, чөлкабыкты жеп салгандан кийин күчүктөрүн өзү таза жалайт. Күчүктөр жүндүү болуп туулган менен көзү ачылбай, кулагы укпай түшөт. Ошондой болсо да аларда тубаса рефлекс бар, энесинин жылуу эмчегин таап сорушат. Жаңы туулганда алар өз алдынча иче – кардын, табарсыгын бошото алыспайт, ошондуктан энеси камкордукка алып алардын ичин, куйругунун алдын тили менен жалап бошотот. Көзү ачыла элек күчүктөр биринчи күндөрү укташат жана эмгек гана эмишет. Эгер алар ток болсо өздөрүн

тынч кармашат, эгер баарына сүт жетпесе чыйылдай башташат.

10–12 күнден кийин күчүктөрдүн көзү ачылат, өзүнүн тегерегиндегилерди көрүп башташат. 18 – күнү бири – бири менен кыбырап-жыбырап, кыңышылап жана түртүшүп чыгышат. 20–25-күнү адаттагыдай аларды бир кесим эт, быштақ, анан иттин башка тамагы менен тамактандыра башташат. Күчүктөр шыйрагына бекем туруп калгандан кийин уктабай, тамак ичпеген убактысында кечке ойношот. Мурун күчүктөрдү 30 күнден кийин энесинен бөлүп алышчу, бирок, азыр адистердин кенеши боюнча андай кылбай 2 айга чейин бөлбөйт. 4–8 жумалык жашта күчүктөрдө өзгөрүү болот, мууну окумуштуулар көрүү социализациясы деп аташат. Күчүктөр өз тукумдаштары менен жалпы эреже боюнча таанышат, өздөрүн иттер уруусунун мүчөсү экенин билишет. Алардын оюну – бул чондордун турмушуна даярдануудагы эң маанилүү учур. Күчүктөр оюнчук менен ойноодо өз укугун талашканга үйрөнөт, тиштегенде күчү канчалык экенин билет, энесинин ырылдаганы – бул тартипке чакыруу экенин түшүнөт. Күчүктөрдүн тукумдаштары жана энесинен эрте ажырагандар начар ёсөт, кийин чоңойгондо дагы башка иттер менен тил табыша албай кыйналат.

Иттин денесинин орточо табы 38,3ден 39,4 ° С деп белгиленет. Денесинин жогору табы бүргө менен кенелерди көбүрөөк өзүнө тартат, ошондуктан адамдарга караганда иттер алардын чагыл алганынан жабыр тартышат.

Чоң иттер бооз кезинде 63 күнгө жакын күчүктөрүн ичине көтөрөт. Жаңы туулган күчүктөрдүн көзү көрбөйт, укпайт жана тиши жок болот. Бир эле ит жана анын ургаачы тукуму 7 жылда 43төн 72гө чейин күчүктөрдү тууй алат.



ИТТЕРДИН ЖЫТ СЕЗҮҮСҮ

Иттин жашоосунда жыт сезүүсү чоң ролду ойнот. Ит жыйирма беш миң ароматты ажыратууга жөндөмдүү. Иттердин сезим органы биздикине караганда башкана иштейт, чынында эле биз курчап турган дүйнөнү ар башкача кабыл алабыз. Мурун – иттердин тумшугундагы эн көрүнүктүү бөлүгү.

Иттердин жыт билүүсү – бул укмуштуудай жыттардын дүйнөсү, ал жөнүндө адамдын болжолдуу гана түшүнүгү бар. Болжолдуу адамда 5 миллион жыт билүү клеткасы бар, ошондо орточо статистика боюнча алганда иттерде 125 миллиондан ашык жыт билүү клеткасы бар. Адамга караганда иттердин жыт билүүсүнө жооп берчу иттин баш мээсинин сырты чоң.

Иттердин мурду былжыр менен капиталган. Бул дал ошол былжыр, адамдын мурдунун ичиндеги былжыр. Иттерде ошол былжыр мурдунун ичинде эле эмес сыртында дагы көп бөлүктүү ээлейт. Бездер иштеп чыгып мурунга берилген былжыр өзгөчө фильтр, ошол аркылуу ит заттын жыт молекуласын билет.

Мурундуун өзүнүн түзүлүшү таң калыштуу. Иттердин таноосун окумуштуулар кылдат изилдеп чыгышкан. Окумуштуулар таноого тиешелүү мындай нерселерди такташкан. Таноонун капитал оюгу жыттарды билүүдө чоң роль ойнот. Эгер ит жөн эле дем алганда таноонун капитал жагы менен 47 пайызга жакын аба кирет, эгер жыт алса анда 57 пайыз аба жутат.

Адамда жыт билүү клеткасынын жалпы аяны 7 кв. см. жакын (болжолдуу почта маркасынын көлөмүндөй). Иттерде бул 390 кв. см. чейин аянт болот (бир барак кагаздай).




Иттин мурдунун узундугунда жана өлчөмүнө жараша аянт өлчөмүнө жараша аянт өлчөмү өзгөрүлөт: иттин тумшу-

гу узун жана кенен болсо түмшугу кыска жана ичке итке караганда тигилердин жыт билүү рецептору чоң, ошого жараша жыт билүү жөндөмү өтө жогору болот.

Ошондой эле иттер дем алганда эле эмес, дем чыгарганда да маалымат алат. Эгер ал оозу менен дем алса абанын бир бөлүгү өпкөсүнө жетпейт жана демди таноосу аркылуу чыгарганда абаны мурундуун рецепторлору иштеп чыгат жана талдайт.

Бирок, оозу менен дем алганда аба тегерек таноо аркылуу келет да капитал оюктарга тийбейт. Бул жыт билүү сапатын төмөндөтөт, ал эми жаңы жыттар ачылбай, билинбей калат.

Эгер ит тынч турса анын таноолору алды жагынан жана капиталынан да абадан маалымат ала алат. Иттин мурдунун алдында аба мейкиндиги турса дагы аба анын таноолоруна кирбейт. Ал 60 градусту түзөт, ар бир таноого 30 градустан. Тынч турганда ар бир таноо тарткан аба 30дан 130 градуска чейин түзөт. Эгер иттин мурду жыт алыш калса анда мурундуун капитал таноосу абаны өзүнө арт жагынан дагы тартып алганга дагы ынгайлышат. Бул учун ит башын артына буруунун деле кажети жок, анткей-



Немец овчаркасы

ни, ар бир таноонун абаны тартып алуусу 30дан 150 градусту түзөт.

Иттердин мурду өтө сейрек касиетке ээ. Ал жыттарды ажырата алат. Мындаига иш жүзүндө адам жөндөмсүз. Бардык эле ит өтө күчтүү жыттардын арасынан өтө аз сандагы жыттарды талдай билүүгө жөндөмдүү. Дал ушул сапат үчүн адамдар иттерди кызматка алат.

Таксанын мурдунда болжолдуу 125 миллион, фокстерьердики – 145 миллион, немец овчаркасында – 225 миллион жыт билүү рецептору бар. Жыт билүүгө өзгөчө багытталган бигледе ошончо жыт сезүү рецепторлору – 225 миллион бар, немец овчаркасы биглден көлөмү жана салмагы боюнча эки эссе чоң. Иттердин арасында жыт сезүү боюнча чемпион – бладхаунддун – 300 миллион рецепторлору бар.

Иттер адамга наркотиктерди же адамды издеөдө гана жардам бербейт. Биздин күйруктуу досторубуз башка тармакта да ийгиликтүү жардамын берүүдө. Мисалы, Швецияда 70 пайызга жакын курулуштар көгөрүп кеткен. Албетте, курулуштун иштен чыккан деталдарын алмаштыруу зарыл жана 200 ит күнүгө жубу менен микробиологдорго кошуулуп иштеп үйлөрдөгү керектүү бактериялардын түрлөрүн жыты боюнча таап чыгышат.



Бажы органдарындагы кызматтык иттер

Кызык, иттер кээде бир жыттарды кандайдыр бир деңгээлде мыкты билишет. Мисалы, жер – жемиштин жытын издеген-

ге караганда наркотиктерди жакшы табышат. АКШнын аэропортунда аз сандагы жер-жемиш жана жашылчаны алып өтүүгө тыюу салынган, бир аз иттер гана ошондой жерлерде иштеп алма менен сабиздин жытын ажырата алышат.



Иттер адамдарга наркотиктерди эле изде табууда жардам беришпейт

Калифорнияда иттердин тукумдашы бигль бактарда толуп калган мите курттардын чогулган жерин табууда адамдарга жардамдашат, ошону менен бак даракты чирип кетүүдөн сактайт. Иттердин жардамысыз бул дарактарды өз убагында дарылоо жана куурап калуудан, чирудүн сактап калуу мүмкүн эмес.

Футбол боюнча кубок жоголуп кетип аны селсаяк ит бир түп бактын түбүнөн тапканы жөнүндөгү өз убагындагы ызы – чуулу тарых, кийин жер алдындагы пайдалуу нерселерди издеө үчүн иттерди иштетүүгө түрткү болгон. Фин окумуштуусу, профессор Кахма өзүнүн ити Лари менен эксперимент жасап кен байлыгынын катмарын таап алган. Ушундан кийин иттин жардамы менен СССРде никелдин, вольфрамдын кени чыккан жерди табышкан. Газ өткөөлдөрүндө газдын чыккан жерин изде табуу үчүн иттерди пайдалана баштаган.

Иттер адамдын оорусун жыты боюнча сезишет. Жыттар менен өпкөнүн, эмчек безинин, теринин, табарсыктын жана простатиттин рагын билүүгө иттерди үйрөтсө боло турганын изилдөө көрсөттү. Иттер организмден «оорулар» белуп чыгарган билиндер – билинбес жытка деле өтө сезгич



боловун адистер айтууда. Эгер капысынан канттын деңгээли өзгөрсө, диабет менен ооруган адамдын саламаттыгы кескин на-чарлагандыктан иттер көпчүлүк учурда адамга кызмат көрсөтүүчү катары дагы пайдаланылат. Атайын үйрөтүлгөн иттер канттын ейде – төмөн болуп атканын жыт аркылуу билип жана ал ооруунун белгиле-рин байкаары менен өзүнүн эсисине билди-рүүгө толук жөндөмдүү. Эң таң калычтуусу эпилептикалык талып жыгылаарына баш-ташына 45 мунёт калганда иттер билет.



Иттер адамдын же айбатат-тын жытын 800–1000 метрден эле сезет. Бир белгилүү жытты, мисалы, эсисинин жытын бир топ аралыктан эле 10–15 түрдүү бөтөн жыттардан ажыратып биле алат.

Ферамондор – айбанаттардан бөлүнүп чыккан өзгөчө зат, алардын жүрүм – турумун өзгөртүшү мүмкүн жана гор-мондордун иштеп чыгышына таасир этет. Ферамондор мисалы, сийдикте сакталат.

Ошондуктан канчык калтырган кардагы сары такты жыттоо менен дөбөттөр сези-ми ойгонуп, дүүлүгөт, ээлери чочулагандай кээде алар «бул жийиркеничтүүнү» жалайт, шилекейин көбүктөнүп туталанып жаалы чыгат.

Адамдын мурдунда 5 млн. го жакын жыт сезүү нейрондору бар жана ал орто эсеп менен 10 мингे жакын түрдүү жыттарды айырмалай алат. Адамдар иттерге караганда иш жүзүндө жыт сезүүдөн ай-рылгандай.

Жаш өткөн сайын иттин жыт сезүүсү начарлайт. Албетте, кандай гана билинбеген суук тийүү да жыт сезүүнүн курчтугуна таасир этүүсү ыктымал. Му-рундуң түзүлүшүнүн түрдүү анатомиялык өзгөрүүсү бардык жагдайда иттин кылдат сезгичтигине терс таасирин тийгизет.



Иттин жыт билүү сезими адамдын жытты кабыл алуусунан миллион эсэ жогору. Иттин мээсине жытты сезе билүү 40 эсे кеп



Айдакчы иттер менен тайгандар коенго анчылыкта

ИТТЕРДИН УГУУСУ



Иттер сак кулак

Иттердин өтө эле өнүккөн органы – угуусу. Адамдарга караганда аларда алдан сак жана мыкты өнүккөнү шексиз. Иттер 450 метрге чейинки аралыктагы до буштарды ажырата алат, ошол эле учурда адам жүз метр аралыктагыны угат. Иттер шумдуктуудай тактык менен үндүн кайсы жерден чыгып атканын билүүгө жөндөмдүү. Буга кулактарын кыймылдата билгени жардам берет. Иттер кулагы ук-

пай туулат. Күчүктөр туулгандан кийин он күн аралыгына чейин кулагы жабык болот. Ошол он күн өткөндөн кийин алгачкы уккан үндөр ал үчүн өтө деле маанилүү эмес. Мисалы, «энесинин» үргөнү жана ырылдаганы же башка иттердин тиштегенин ал али билбейт. Ал түшүнүп жана эстеп калууга тийиш болгон нерсе али алдыда, ырылдоо – бул сак болуу зарылдыгын билдириүү. Мындан биз итти түшүнүү эмне экенин, үнгө карай чуркоо – бул тубаса жөндөм эмес, социализация процессинде үйрөнгөн нерсе деп жыйынтык чыгарабыз.

Болоор-болбос үндөрдү иттер деле болжолдуу адам сыйктуу угат. Бирок, жогорку жыштыктагы үн жөнүндө айтсак кишиге караганда иттердин угуу жөндөмү өтө зор. Адамдарда акустикалык белгилерди кабыл алуу жогорку чегинин көрсөткүч балалыкта 30 миң Гц жана ултайгандай 12 миң Гц. Иттерде угуунун кабыл алуу жогорку чеги кийинки мезгилигэ чейин эле көрсөткүч 35–45 миң Гц деп эсептелип, жыйынтыгында ал 100 миң Гц жетет.



Пойнтер торгойдун сайраганын угууда

Ит адам уга албаган түрдүү үндөрдү уга алат. Ит капысынан аяrlай калып бир нерсени кулак түрүп тыңшап калса, демек, жарганаттардын же кемириүүчүлөрдүн чый – чуй эткен алыстан угулган жогорку жыштыктагы үнүн эшилти. Иттен тышкары ултраунду айырмалай ала-ган мышыктар, жарганаттар, жылкылар, дельфиндер жана киттер гана жөндөмдүү.


Иттердеги өнүккөн өткүр кулак аң уулоочу сапаттарга ээ болгон алардын аталарапинан калган. Өзүнүн уникалдуу угуусуна таянуу менен ит чычкандардын, келемиштердин жана калган майда жан-жаныбарлардын кыймылдарын биле алат.



Жаандын шыбыргактаган добушу иттердин кулагы үчүн зиян. Күн жаап жатканда иттер көчөгө чыккысы келбейт, ал суу болуудан корккундан эмес, себеби, жаандын добушу алардын кулагынын сезгичтигин зиян кылышы мүмкүн.

Тубаса так сезгичтигинен биздин иттер араң – араң угулган үндөрдү жаземдебей угат. Ошондон улам адамга алардын жүрүш – турушу телепатиядан болгондой көрүнөт. Анын бир эле ачык мисалы, ээсинин үйгө келатканын иттер сезет. Ал келерине жакын ит ары – бери чуркайт жана өзүнүн ээсин каалганын жанында чыдамсыздана күтөт. Эгер ал үйгө жөө келаткан болсо, сырттан угулган түрдүү башка үндөрден кожоюнунун басканын ит айырмалай алат. Эгер ал үйгө машина менен келатса берилген досу башка машиналардын моторунан анын моторунун үнүн билет.

Абдан каттуу чуруу – чууну бардык иттер көтөрө албайт, кээ бир тукумдар (негизинен, аңчы иттер) аны өте эле жактырбайт. Өтө каттуу үн – добуштар иттерге жаман таасир берет: анын дем алуусу жана тамырынын кагышы күчөп күчтү сарптайт, а түгүл тынч турган убакта дагы.



Иттер каттуу чыккан добушту жактырбайт

Картайып же ооруп калса ит укпай калат. Муну иттердин ээси өз убагында байкабайт, иттер дагы өз көйгөйү жөнүнде айта альшпайт. Ээлери дагы көпчүлүк учурда көңүл бөлүшпөйт. Анын үстүнө иттер кулагы начарлай баштаганда эки эссе күч менен башка органдарынын жардамы менен ынгайлаша баштайт.

Ошондуктан иттердин ээлери «эстен тандырган» чуру – чуудан өз итин сакташ керек жана өздөрү дагы ага кыйкырбашы зарыл. Ошондо гана анын саламаттыгы чыц болуп жана кооптуулук жонундо өз убагында билдире алат.

Иттердин угуу анализатору үн толкунун жыштыгын секундасына 40 мингө чейин, шырп эткенди – 24 метрге чейинки аралыкта кабыл алат, ушул эле учурда адам билинер – билинбес шобуртту 5 метрден ашык аралыкта уга албайт.




ИТТЕРДИН КӨРҮҮСҮ


Иттердин көзү абдан жакшы көрөт жана эң майда олжосун дагы алыстан байкай алат. Адамдарга караганда иттер кыймылдаган бирдемени 800–900 метр аралыктан байкайт жана ажыратта алат. Айбандар кыймылдабаган нерсени 600 метрден көрө алат. Аларды жерде чуркап жүргөн, эптеп кыбырап – сыйыраган жан – жаныбар, айбанаттарды, дарак үстүндө жашагандарды андуу көбүрөөк кызыктырат, анткени, аларды кармоо женил. Себеби, иттерди каннаттуулар, самолеттер, телеграфтык зымдар жана башка алардын жете турган аймагындагылар аз кызыктырат. Бул ит эмне учун анын тегерегинде бирөө өтүп баратса үрө турганын түшүндүрөт. Мурун бул дүйнөнү иттер ак – кара кылып көрөт деген божомол бар болчу. Бирок, көптөгөн изилдөөлөрдүн натыйжаласында иттер деле бир аз адамдыкындай көрө турганы белгилүү болду. Окумуштуулар иттер толук кандуу түстүү түстөрдү көрө албай турганын далилдеди. Иттердин түстүү түстү көрүүсү адамдаркынан айырмаланат. Адамдын көзүнө караганда иттин көзүнүн торчолорунда колбочок аз, дал ошол колбочоктор түстүү түстөрдү көрдүрөт. Адамдын торчосунда 3 типтеги колбочок бар, ал бири түр-

дүү диапазондогу түстү көрөт. Кээ бирөө кызыл жана кызыл – сары узун жыштыктагы, башкасы сары жана жашыл орто жыштыктагы, а үчүнчүлөрү көгүш, көк жана кызыл – көк түстөрдү чагылдырууга сезимтал болушат. Иттин торчосунун өзгөчөлүгү аларда колбочилер жок, кызыл түстү көрө альшат, ошонун эсебинен сары – жашыл жана кызғыл сары – кызыл түстөрдүн айырмасын билишпейт. Иттердеги мындай өзгөчөлүк адамдардагы дальтонизмге (түстөрдү ажыратта альбоочулук) окшош.

Адам көк-жашыл деп көргөндү, ит ак деп көрөт. Ошентсе дагы иттер кишиге караганда сур түстүн бардык айырмачылыгын билет. Бул иттин көзүнүн торчосунда чоң колбочогу бар болгону учун эмес, ал адамга караганда көрүүсү б. а. күүгүмдө жарыкты көргөзүүчү клетканын сезимтал болгондугунда. Ушуга байланыштуу ит күндүн караңгы мезгилинде 3, мүмкүн а түгүл 4 эсे адамдан жакшы көрөт. Бекеринен иттерди өткөөл айбанат дешпейт, т. а. алар күн менен түндүн аралык ортосунда. Кызык факт: эгер биз иттин көрүүсүн окулисттин кабинетинде текшерүүчү таблицада текшере турган болсок, ал болгону үчүнчү сапты гана айырмалай алмак, а



Адамдын жана иттердин көрүү талаасы



адам жакшы көрүүсү менен онунчу сапты дагы окуй алмак.

Иттин алдыны көрө билүүсү адамдыкынан айырмаланат. Адамдын көзү айланы түрүндө көргөндө алдындағыны түз жакшы көрөт. Иттин алдыны көрүүсү тағыраак, бул аларга аңчылық қылганда артықчылық берет. Ар бир тукумдун өзүнчө көрүү талаасы бар. Бул башынын түзүлүшүнө, мурундун өлчөмүнө жана көзүнүн жайланышына көп байланыштуу. Эң чоң көрүү талаасы түмшугу узун аңчы иттердик. А түмшугу чоң иттер (мопс, боксер, Ка де Бо, пекинес) чоң аймакты эмес алар ичке түмшуктуулардай көрөт.

Эмнеге иттер телевизор көрбөйт, кээ бири аны көрүгө аракеттенсе узак убакыт ал техникин жанында боло алышпайт деп кээ бир адамдар суроо беришет. Адамдын көзү кабыл алган кадрлардын алмашып кыймылдап аткан образынан жыштыгы 50 – 60 герц. А итте болсо бул жыштык жогору, 80 герцке жакын. Ит фильмдин ордуна көрүнүп – көрүнбөгөн чыбырычкыты көрөт, ошондуктан ага көнүл коюуга аракеттенбейт.



ИТТИН АДАТТАРЫ

Ит өзүнүн жаратылышы буюнча эмне жакшы, эмне жаман экенин биле албайт. Анын бардык тентектиги жана күнөөсү – бул дүйнөнү таануунун жолу жана дүйнөдөгү өз ордун билүү гана. Адам сыйктуу эле иттердин өзүнүн адаттары жана тартиби болот. Иттердин адаты – анын экинчи мүнөзү. Айбандын ар бир аракетинин адаты толук түшүнүктүү. Иттердин көп эле адаттарын түшүнсө болот.

Эмне учүн иттер сөөк кемиргенди жактырышат? Көрсө, алар мууну генетикалык эс тутумдун деңгээлинде жасашат экен. Муну Колумбиядагы Улуттук Университеттин биологдору таңтаган. Азыркы иттердин түп аталары карышкылар үйүр тобу менен аңчылық қылганы талаадан чоң олжону кармоонун жалпы 3 мүмкүнчүлүгү болгон. Бул учүн чоң азуу жана чайнагангага күчтүү жаак керек. Түзүлүштөгү пайдалуу өзгөчөлүктөр кийинки муунга генетикалык деңгээлде берилген. Акырынданап, иттерди колго үйрөтүүдөн кийин дайым аңчылық қылуу токтогон. Азыркы иттер түрдүү тамактарды жешет, алардын илгерки түп аталары ошол убактарда негизинен эт жешкен. Ошондой болсо дагы аталарынан берилгендиктен аны иттер сактап калган жана ал «куралдарын» сөөктүү кемирүү



Иттердин каманга аңчылык қылуусу

учүн пайдаланышат. Ошондой эле байыркы инстинкт сакталып калган: сөөктү жерге көмүү адаты «ачка калганда» жей турган корун даярдап коюу.

Ар бир ит кандайдыр бир деңгээлде жытты «сезүү» жөндөмдүүлүгүнө ээ. Бардык айланадагы иттер даракка бир жерге сийгени дагы жашап калууга аракети жана сийдиктин жыты аркылуу алар карышкыр сыйктуу жакын аралыкта кандай айбандар жашаарын билишет. Иттер жыттын жардамы менен белгилүү сандагы маалыматты кабыл алышат жана берүүштөт. Жыт анын канча жашта, эрекк



же ургаачыбы, анын канчалык деңгээлде эмоционалдык абалын, үйүрдө кандай деңгээлде орду бар экенин билгизет. Жыт ар бири үчүн жекече. Жыт боюнча тигинин кайсы жерде экенин, кайсы багытта кетип баратканын жана анын кайсы жerde токтогонун билет.

Мышыкты жаман көрүшү чындыгында иттер аңчылык инстинкт менен гана мышыктарды куушат. Мышыктар жүндүү куйругун шыйланатып алардан качканда токтоно албай кууп жөнөштөт. Дал ушул көндүм адат болгон аңчылыкка алдырып ийгендеге тигил аны жарадар кылышы же а түгүл өлтүрүп да коюшу мүмкүн. Ушул бири – бирине душмандашкан өкүлдөр эгер бир үйде жашаса танкаралаарлыктай бири – бирине жакын мамиледе болоору байкалган. Жоош жана мээримдүү ит менен бул жакын мамилени дайыма мышык башкарат.



Ит менен мышыктын ынтымагы

Иттер жатаарда бир жерде аркы – терки баса беришет. Ушундай таң-калычтуу жана бир аз көнүл бурарлык адат жапайы табиятта жашаган алардын аталарынан калган көнүмүштөргө байланыштуу. Чөлпү жана жалбырактарды тебелеп – тепсеп бир жерде кайталап айлануусу өзүнө ыңгайлуу болгон уя сыйктуу түнөк табууга байланышкан. Бул айбандын аң – сезиминдеги жөндөмү.



Карышкырлар тамак издөөгө жөнөгөндө албетте, алар өзүнүн олжосунун бир бөлүгүн жешкен. Карышкыр кайра кайтканда үйүрдүн калган бөлүгү ал кандай тамак тапканын билүү үчүн ага жата калып аны жалашкан. Ушундай адат жалоо – кубаттоо иттердин арасында дагы азыркыга чейин сакталып калган.

Иттердин дагы бир адаты анын ээлериин кооптондурат: иттер баткакка жана таза эмес кир жерлерге оонагандан баш тартышпайт. Бул жырткычтын байыртадан калган инстинкти. Ушундай түр менен өзүнүн жытын жашырып өзүнөн күчтүү жырткычтан коргонгон деген болжолдоо бар жана мындей көрүнүш аңчи тукумундагы иттерде өзгөчө генетикалык деңгээлде өнүккөн. Кээде, баткакка ооноо мителерден куттулуу аракети болушу мүмкүн, итти бүргөдөн сактоо текшерүү керек.

ТУЛКУ ТИЛИ

Ит үчүн тулку тили туулгандан тартып кийла табигый. Адамдарда ошол тилди пайдаланат, бирок иттин тулкусунун кыймылы жана адамдын денесинин кыймылы таптакыр ар кандай нерсени билдириши мүмкүн. Өзү бакканын денесинин тилин адам канчалык жакын билсе, алардын ортосундагы мамиле ошончолук настыжалуу болот.

Адамдардын көпчүлүгү, жадагалса ит менен көп убакыт өткөрбөгөндөр да күйргүн көтөрүп, шыйпаңдатуу «дос», ал эми ырылдоо «каршылаш» дегенди билдириээрин түшүнет. Ооба, балким, бул ошондойдур, бирок мындан тышкary, иттерде башка дагы көп белгилер бар. Бул белгилерди карап көрөлү.



Күйргүн көтөрүп шыйпаңдоо. Эгерде сиздин итициз күйргүн көтөрүп шыйпаңдаса, анда ага ушул учурда жагымдуу жана коопсуз болуп турат. Ал сизди көргөнгө кубанат, ойноого даяр же жөн гана учурдан ыракат алат. Эгерде сиздин үнүнүзүдү угуп дабышы чыкканда, күйргүн көтөрүп шыйпаңдаса, анда бул анын сиз менен каттуу байланышын жана сиз менен болуп турганда жакшылыктын сезимин көрсөтүп турат. Ошого карабастан иттер ар кандай сезимдерди билдириүү үчүн күйруктарын көтөрүп ар кандай шыйпаңдашат. Мисалы, эгерде күйргүн бир аз көтөрүлсө жана шыйпаңдоо анын орточо болтугү менен жүзөгө ашырылса, анда бул, эреже катары, достуктуу көрсөтөт. Эгерде ал күйргүн жогору көтөрсө жана демейкиден

тышкary абалда болсо, ал эми ит күйргүн жай шыйпаңдатса – бул кызыгуунун жана шек саноонун белгиси болушу мүмкүн, ошондуктан мындей итке аярлык менен мамиле жасоо керек.

Ит күйргүн шыйпаңдатат жана үрөт. Бир эле убакта күйргүн шыйпаңдатса жана үрсө иттин эки анжыльтын көрсөтүшү мүмкүн, анткени бул карамакаршы белгилер – күйргүн шыйпаңдатуу демейде ынак, ойноок жүрүм-турумду билдириет, ошол эле убакта үрүү көбүнчө кол салуу менен байланыштырылат. Мындей кырдаалда итти түшүнүү сиз ал көрсөтүп жаткан башка белгилерди, мисалы, эгерде күйргүнун абалын эске алууга тийишиз, эгерде ал өтө жогору көтөрсө, анда аны калыбы ынак жүрүм менен байланыштырууга болбайт. Желкесиндеги түгүнүн тикчиликүсүү, үрүүсү жана күйргүн «эскертип» шыйпаңдатуу үрүү жана коргонуу турпаты менен коштолсо, кол салуунун белгиси болушу мүмкүн.

Ит тиштерин көрсөтөт. Ачылган ооз, сөзсүз эле кол салуунун белгиси болбайт – иттердин көпчүлүгү оозун ачуу менен жүгүрүп жана ойноп жүрүү менен, албетте демин басуу үчүн тилин чыгарып жүрөт, ошондуктан бул ит үчүн кадимки жүрүм-турум. Эгерде ит мурдун тырыштыруу менен өзгөчө тишин көрсөтсө, бул эгерде жүйүрлөнгөн абалда, терең көөнүнөн чыккан ырылдоо менен коштолсо, анда бул ага көнүл бурууга арзыган маанилүү эскертуү.

Ырылдоо –
бул ага өзгөчө көнүл буруу жана сыйлоо менен мамиле жасоо керек болгон иш жүзүндө дайыма коргонуу же кол салуу мамилеси.



Өзүнүз билген ырылдап турган итке эч катчан жакын барбоо жана андан калса аны кол менен сывалап-сыйлабоо же анын жеке мейкиндигине кирбөө керек. Бирок айрым

иттер эч кандай аракеттерди жасабастан ойноонун жүрүшүндө, же кандайдыр бир оюнчукка же болбосо жадагалса өз ээсине ырылдаши мүмкүн.



Күйругун кыпчuu. Иттин кыпчылган күйругу жана ал жашынып келаткансыз ган денесинин төмөн, баш ийген абалы баш ийген же тартынган жүрүм-турум жөнүндө күбө болот, анткени аны бир нерсе бушайман кылды же коркутуп жиберди. Тартынчаак ит тез эле кол салгыч боло калаарын эсизизден чыгарбаныз, ошондуктан мындан жүрүм-турумду колдовоого аракеттенициз, анын ордуна жай жана мээримдүү сүйлөңүз, иттин өзүнүзгө жакын келүүгө кызыктырыңыз.

Кулактарды тикчийтүү. Иттин тикчийген кулактары шырп алууну жана бир нерсеге кызыгууну билдирет. Бул кырдаалдагы иitti анын денесинин башка белгилердин билүү түшүнүүгө жардам берет. Мисалы, ал кайсы жакты карап турат, эмнеге кызыгып жатат? Балким, аны топ,



мүмкүн болуучу олжо же тамак куюлган идиш кызыктырып жатабы?

Шалпайган жана артка кеткен кулактар ит кол салуу жүрүм-турумуна жакын болгондогу белгى деп эсептелет, анткени ал коркунучту сезет. Шалпайган кулактар ырылдоо жана коргонуу жүрүм-туруму менен коштолот. Мынданай итке өзгөчө аярлык менен мамиле жасоо керек.

Кыңышлоо. Кыңышлоонун көп себептери болуусу мүмкүн, анын ичинде. Толкундоо, зеригүү, ооруу, кырсык басуу, бул кырдаалда кайрадан эле кыңышлоонун түпкү себебин түшүнүү үчүн өз итициздин айланы-чөйрөсүн кароо зарыл.



Ит чалкасынан жатат. Чалкасына которулуу жана өз курсагын көрсөтүү менен ит эркелеп жаткандай жана сизди курсагын сылап-сыйпоону каалап жатат деп түшүнүүгө мажбурлап жаткандай болушу жана бул ошондой эле болушу мүмкүн. Бирок иттин курсагын жана моюунун көрсөтүшү анын баш ийүү мамилеси болуп санаалат жана ал биринчиликти башка адамга же итке жол бошоткондуугун көрсөтүп турат. Балким, сиз мындана жүрүм-турумду алар бири-бири менен таанышып жаткан кезде жана анын үйүрдөгү өз ордун ушундай ыкмада көрсөтүп жаткандыгын көргөн чыгарсыз.

Ордунда секириүү. Секириүү, эреже катары, толкунданунун белгиси болуп санаалат жана балким, сиздин итицизге ойноо жагышы мүмкүн экендигин жана күйрукту шыйпандаттуу сыйктуу башка белгилер менен коштолгон секириүүлөр мындаига даяр экендигин билдириши ыктымал. Ит орду-

нан секирген жана кийимди булгаган же болбосо жадагалса жаракат алууга алып келген, мындай жүрүм-турум адамдардың көпчүлүгү үчүн өтө өкүнүчтүү болушу мүмкүн, ошондуктан сизге мындай секириүүтө кескин «жок» деп айтышыныз жана аны сактоодо оң жагына бекемдешиниз керек.

Түлкүнүн абалы. Күйрүктүү шыйпандаттуу, көз менен байланыш түзүү жана үн менен катар сиздин итициздин денесинин абалы анын маанийынын жана мүмкүн болуучу жүрүм-турумунун кыйла маанилүү көрсөткүчтерүнүн бири болуп саналат. Көзду карабастан белин бүкүрөйтүп курсагын жерге такап жаткан абал баарынан мурда коркууну же баш ийүүнү билдирет. Туруп турган абал демейде кызыгуунун көрсөтөт. Желкесиндеги түктү тикчийтүү, чымырканган абал, шырп алдырбоо, өзгөчө эгерде ал ырылдоо жана көзгө тике карро менен коштолсо – коркуунчутуу кол салууну көрсөтүп турат.



Көз караш менен байланышуу итти тикирейген көз караш же аны көз менен узакка карооону жүзөгө ашырууга болбойт, анткени демейде кол салуу катары кабыл алыныши мүмкүн, мунун өзү же болбосо иттин негизсиз баш ийүүсүнө жооп кылган кол салуу мамилесине алып келиши мүмкүн. Иттин көзүнө тике кароо аларда «одоно» мамиле жасоо деп эсептелинет жана эгерде ит сизге тартынбай тике караса бул анын мүмкүн болуучу кол салуу жүрүм-турумун көрсөтүп турат.

ИТ МЕНЕН МАМИЛЕ ТҮЗҮҮ

Биздин кичинекей жардамчыларыбыз дабыш булагынын ордун жакшы аныктайт, андан тышкary, алар ультра жана инфраүндөрдү угушу мүмкүн, анткени, алардын угуусу адамдын угуу мүмкүнчүлүгүнөн кыйла артык келет. Иттерди үйрөтүүде адам үн менен буйрук берүү сыйктуу дүүлүктүргүчтөр активдүү пайдаланылат. Мында алар иттер тарабынан сөздүн маанисин эмес, дабыштарды түшүнүүгө негизденет. Бакмалар сөздүн курамын, өзгөчө басымдуу муундарды, үндүн кыраатын жана күчүн жакшы айырмалайт, ошондуктан бара-бара айрым сөздөрдү гана эмес жалпысынан адамдын кебин түшүнө баштайт.

Будапешттик окумуштуулар иттер сөздөрдү таанып жана эстеп калышы, ошондой эле алардын маанисин өздөштүрүшү мүмкүн экендигин аныкташкан. Чымырканган машыгуунун аркасында буйруктарды аткаруучу башка айбанаттардан



Итке папканы алып келүүге жана аны кайра ордуна алып барууга «чурка» деп айтууга болбойт. Бул таптакыр пайдасыз. Биринчиден, ит белгилүү бир буйруктарга (мисалы, апорт) бағыт алат, ал эми экинчиден, ит бир эле учурда эки буйрукту кабылда-байт.



айырмаланып, иттер өз жооп мамилесин автоматизмге жеткирип, иттер кол берет жана эссинын өтүнүчү буюнча үй бут кийимдерин алып келип берет.

Өз теориясын ырастоо үчүн окумуштуулар МРТ да текшерилген иттердин он уч тукуму менен тест жүргүзгөн. Тажыйбаның жүрушүндө бакмалардын машыктыруучулары ар кандай мааниси бар сунуштарды айтып турушуп, ал эми окумуштуулар алардын камкорчуулукка алынгандарынын мээсинин активдүүлүгүн байкашкан. Салтанатту үн кырааты менен айтылган мактоо сөздөрүнө бакмалардын мээсинин өзгөчө бөлүгү (дофаминдик сыйлоо зонасы) активдешкен. Эгерде мактоо машыктыруучунун бейтарап үн кырааты

менен айтылса, мээсин активдүүлүгү кыйла төмөн болгон. Бирок «азамат» деген сөз аларды сезимсиз эле айтылганына карабастан иттер аларды мактап жаткандыгын иттер түшүнүшкөн.

Маанисиз кептер төрт буттук жана жыбарларда эч кандай жоопсуз калган. Окумуштуулар айбанаттар адамдын үн кыраатына жооп кылат, ошондой эле сезидөр менен сүйлемдердүн маанисин билет деген тыянака келген. Ал эми эссинын жөнөкөй эле сезидөр менен мактаганы бакмаларга жагымдуу мактоодой же желкесиңен силап-сыйпалоодой эле жагымдуулук алыш келет.

Иттер – адамдардын өзүнөн тышкary, адамдын сезимин биле алган жана жыбарлардын бирден бир түрү. Сиздин кубанып, тарткынчыктап, жининиз келип же көнүлүнүз чөгүп турганын билүү үчүн аларга көз салып өтүү жетиштүү. Алар жадагалса адамдар сезген сезимдерди сезүү менен адамдарга орточтоту болууга жөндөмдүү.





ИТ ТУКУМДАРЫ

Азыркы убакта дүйнөдө иттердин 400 жақын тукуму бар. Бул тизме дайыма толукталып турат, анткени жаңы тукумдар пайды болот же мурда өз мекенинде гана белгилүү болгон тукумдар эл аралык кинологиялык уюмдардын таанусуна татыйт. Мурда иттерди аңчылык, кызматтык же бөлмөлүк-декоративдик деп белүү кабыл алынган. Иттердин тукумунун келип чыгышын жана алардын негизги арналышын эске алган эл аралык кинологиялык федерациянын (ЭКФ) классификациясы боюнча тукумдар 10 топко бөлүнгөн. Бирок бул классификация да шарттуу, анткени көп тукумдардын келип чыгуусу алигиче аныкталган эмес, ал эми аларга таандык кылынган иттер убакыт өткөн сайын өз «адистешүүсүн» өзгөртөт. Болгон тукумдардын зор ар түрдүүлүгүндө төрт буттшуудоско өз болууну чечкен адамдын алдында татаал тандоо турат. Анткени, дүйнөдө баары ойдогудай болбогондой эле на-чар тукумдар болбойт – алардын дээрлик баары белгилүү бир максатта чыгарылган жана алардын ар биригин өз он жана терс жактары бар. Эн акылдуу бордер-колли, эгерде анын жигерин керектүү нүкка багыттабаса, кара санатай талкалоочуга айланат. Лабрадор тил алчаак, бирок эссиң жана мүлкүн коргобойт, ал эми коркунучтуу жана ишенимдүү кароолчу ротвейлер туура эмес тарбиялаганда өзүнүн эссиңе да кол салуусу мүмкүн. Немис овчар-

касы үйрөтүүгө эн сонун берилет, бирок көз карандысыз мүнөздөгү адамга анче туура келе бербейт. Лайка – дал ушундай ит, бирок андан ойдогудай тил алчаактыкты күтүүнүн кереги жок. Ошондуктан өз тандоону кайсы бир тукумга токтолууда ал жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк билүүгө, мындаи иттердин ээлери менен пикир алышууга, иттердин өзүн көрүүгө, өз күчүнө жана мүмкүнчүлүктөрүнө баа берүүгө аракеттенүү зарыл. Акыры келип, тукумдуу күчүктү тандап алуу эсси анын чоңойгондо кандай ит болоорун жана андан келечекте эмнени күтүү мүмкүн экендигин билген жакшы. Көпчүлүк адамдар төрт буттуу ынектарын дүйнөдөгү эн көп сандуу жана ар кандай «тукумдардан» ко-роочуларды табат жана өзүнүн тандоосу-на өкүнүп да койбойт. Акылдуу, берилген жана тартынбас ит болуу үчүн сөзсүз эле тукуму узактан бери уланып келе жат-каньыгы милдеттүү эмес. Ит дүйнөсүнүн ак сөөктөрүнүн көптөгөн ыландарын ко-роочулар билбейт, алар карапайым болот жана узак жашайт. Иттин кулк-мү-нөзүнүн бир жагын өркүндөтүүнүн жана башкаларын жокко чыгаруунун үстүндө тукумду жакшыртуучулар иштеген эмес, ошондуктан тукуму карапайым иттердин көптөгөн дараметтүү мүмкүнчүлүктөрү болот жана алардын кайсынысы ачык көрүнөөрү эссиңе жана тарбиялоого көз ка-ранды болот.



Томас Блинкс. Токоолдуктар арқылуу кубалоо

Айдакчы иттер

Айдакчы иттер – аңчылык иттер тукумунун көп сандаган тобу. Тайган иттердин аңчылыкка арналашы төрт буттуу андын изин жытынан сезип табууда, анын изине түшүп жүгүрүүдө жана андын артынан түшүүдө же аны толук чарчатууда же аны аңчыны көздөй айдоодо турат. Аң улоодугу айдакчылардын иши аңчылыктын шарттарына, максатына жана башка жагдайларга жараша айырмаланышы мүмкүн болгон элементтерден турат. Иттин бою ортодон жапыз, турпаты арык, бекем, сезимталдыгы жана жарашиктуу үнү бар тен салмактуу, кыймылдуу болот. Холканын желкесиндеги бийикиги – 42–52 см.

Айдакчылардын алгачки сүрөтү жана аны менен аңчылык кылуунун көрүнүшү байыркы Египеттик эстеликтерде бар. Гомердин «Илиадасы» жана «Одиссеясы» жана Афиндик Кимондун «Аңчылык жөнүндө чыгармаларында» айдакчы ит айтылган алгачки жазуу булактарынан болгон. Кимон айдакчылардын ар кандай тукумдары (индиялык, криттик, локердик, лакондук) жөнүндө айтат. Айдакчылар кубалоочулар пайдаланылып, жырт-

кычты үн чыгарбай кубалап, аны көргөндө гана үрүп, андан кийин кууп жеткен жана өлтүргөн. Мындан аңчылыкта ири жана күчтүү иттерге артыкчылык берилген. Европада галлдар, франктар жана байыркы германиялыктар тайгандар менен аң улаган. Тайгандар менен аң улоо Европада, өзгөчө Францияда өзүнчө өнүгүп, тайгандардын көпчүлүк тукумдары дал ошол жерде чыгарылган. Алардын ичинен калган тукумдардын баарынын ичинен айырмаланып турган айрымдарын бөлүп көрсөтүүгө болот.

Орус ала айдакчысы орточо алганда 60 см.га чейин чоноюшу мүмкүн. Аң улоонуну убагында жаалдуу, коркпойт, кубаттуу жана оор болот.



Турпаты «төрт чарчы» жана түгүнүн түсү өзгөчө болот. Ал сарғыч тарткан темгили ак же кара түстө.

Көпчүлүк айдакчылар бара-бара аңчылыкка катышпай калды. Мындаида алардын айрымдары декоративдик иттерге айланды.

Бигль. Бую 40 см жана салмагы 13 кг болот. Анын көздөрү кара, кулактары узун жана шалпайган, баш сөөгү дөмпейүп турат. Мунун баары күчтүү кыр аркасына шайкеш келет. Бигль өтө таза келет. Мүнөзү оюнкараак. Өз ээсине өтө берилген, мунун баарына жадагалса балык жана майда жаныбарларды улоого болоорун кошумча айта кетүү керек.




Бигль итинин тукумунун пайда болушунун чыныгы тарыхы жок экендигине карабастан келип чыгуусунун ар кандай өзүнчө божомолдору бар. Бигль Орто кылымдардын башында эле пайда болгон жана франциялык тайгандарды англиялык терьерлер менен чагыштыруунун натыйжасы болгон деп эсептелинет.

Австралияда тукумдун өкулдерүн жарылгыч заттарды жана бирикмелерди табуу үчүн, ошондои эле кумурскалардын ийнин табуу үчүн пайдаланышат.



Бассет-хаунд тукумунун өкулдерүү Владхаундан чыгат. Бул тайган Париждеги көргөзмөлөрдүн биринен кийин белгилүү болуп калды. Шыйрактары кыска болгону менен ит жетиштүү түрдө тез жүгүртөт.



Буга көп сандаган видеолор далил болот. Ийинде жашоочу айбанаттарга аң улоодо аларга тен келгени жок. Бул тукумдун иттери башынын чондугу менен айырмаланат. Түгүнүн түсү күрөнүрөөк куу түстө болот. Түгү үч түрдөгү түстөгү бакма иттер да кездешет. Иттин мойну жетиштүү түрдө кубаттуу. Алардын мүнөзү ынак, берилген.

Тайган иттер

Тайган иттер – жырткычтарга мылтыксыз аң улоо (кубалоо) үчүн пайдаланылуучу аңчылык тукумдарынын тобу. Шыйрактарынын узундугунун аркасында тез жүгүргөндүгү менен айырмаланып, чаалыкпайт жана аңды көрүүгө жана узакка кубалоого мүмкүн болгон ачык жерлердеги аң улоо үчүн башка иттерден көбүрөөк ылайык келет. «Көрүп туруп», «көздү ачып» аң улоого жөндөмдүүлүгүнүн дал өзү тайган иттерди айдакчы иттерден айырмалап турат. Арабия тайгандардын мекени деп эсептелип, ал жерден алар Байыркы Египтеке жана Месопотамияга алып келинген. Байыркы Египеттин көрүстөндөрүнөн тайган иттердин мумиялары жана алар тартылган сүрөттөр менен скъюптуралары табылган.

Бардык тукумдагы тайгандар үчүн сөөгүнүн ичкелиги булчундарынын арыктыгы, ийинине салыштырганда моюнунун узундугу жана жамбашына салыштырганда шыйрагынын узундугу мүнөздүү. Тайгандар көнгө, түлкүгө, карышкырга жана ача түяктууларга аң улоо үчүн пайдаланылат. Жырткычты кубалап бара жатканда тайгандар saatына 49–61 км.га чейинки



ылдамдыкка жетет. Эң белгилүү өкүлдөрү төмөнкүлөр:

Грейхаунд

Европалык кыска түктүү тайган, эң тез жүгүрүүчүлөрдүн бири. Грейхаунддар Жакынкы Чыгышта калыптанган деп эсептөлөт, бирок алардын келип чыгышы жөнүндө ынынымдуу маалыматтар жок. Күчтүү, жарашиктуу, чоң ит. Башы кыйла кен, түмшугуузун, роза түрүндөгү жука кулактары артына жатат жана козуганды жарымжартылай турат. Кубаттуу белинин кыр аркасы жумуру келет. Жакшы ийилген, кабыргалары бар, соорусу терең, төмөн кеткен узун кеткен күйругу анча-мынча ийрэип турат. Түгү ичке жана жыш, түсү куу, темгилдери бар.

Англиялык грейхаунд тайганы дүйнөдөгү ылдам жүгүргөн ит. 1994-жылы бул тукумдун Стар Тайлт аттуу өкулу saatына 67,32 км чейинки тездикти көрсөтүүгө жетишкен. Бул рекорддон ушул кезге чейин эч ким өтө элек.



Перитас – Александр Македонскийдин жакшы көргөн ити, алтын менен алмаздын көп санына сатылып алынган. Ал падышаны согуштук жүруштөрдө коштол жүргөн. Перитасты өз ээсин коргоп, ал асылган пил Перитасты басып өлтүргөн, анан урматына Александр Перит шаарын негиздеген.

Ирландиялык бөрү басар

Ирландиялык бөрү басар баарынан чоң деп эсептелет, анын эң кичине бою 79 см. тукумдун келип чыгышы ынанымдуу белгилүү эмес. Ирландиялык бөрү басарлардын түпкү теги чоң жана ажаан кельт иттери деген деп болжолдонон. Ирландиялык бөрү басарлар королдордун гербделринде тартылган жана тартынбастик менен күчтү билгизген. Ирландиялык бөрү басар өтө чоң, кубаттуу, булчундуу ит. Башы чоң, кулактары кичине, кыр аркасы узун, узун күйругу, анча-мынча чамгаракталып төмөн түшүп турат. Орто кылымдарда бөрү басарлар карышкарлардын санын көзөмөлдөөдө пайдаланылып, бирок кийин модалуу болуудан калган.

Орус тайганы

Аргындаштыруу жолу менен алынган, россиялык ит багуучулуктун символдорунун бири болуп калган крымдык жана



шаардык тайгандар тукуму. Иттер ири, бою бийик. Соөгү бекем, булчундары узун тартып, башы узун. Кулактары чакан, ичке жогору орун алган жана артка кеткен. Даалысы кен, чакан ийрейип, дөбөттөрүнүк тигиээк. Күйругу гылыш сымал, ичке.

Тайган – бул байыркы азиялык алгыр иттердин тукуму, ал Кыргызстандын тоолуу райондорунда чыгарылган. Тайган сымал иттердин континенттин азиялык бөлүгүндө пайда болушун кыйла кийинки мезгилге таандык гылышат жана аны Египеттен кийинки экинчи деп эсептешет. Орто Азияда тайган иттерди пайдалануу менен жырткычтарга ат үстүндө аңчылык гылуу ишке ашырылып келген.



Сыртынан караганда тайган келишимдүү болуп көрүнөт. Шыйрактары узун, бою бийик, төшү келишимдүү, моону бугунукуна окшош, жарашиктуу башы күчтүү, түгү тармалча келип, тике көз карашы жагымдуу. Түсү өз мүнөзүнө жарашиктуу келип негизинен кара болот.

Бул тукумдун өзгөчөлүгү анын көрүп да жана жыт алып да иштегенинде турат. Жырткыч көзгө көрүнбүй калганда тайган жыт алуу менен иштейт. Бул тукумдун айырмалуу белгилеринин бири ушунда. Табигый-климаттык шарттардын өтө кенири спектринде, атап айтканда бийик тоолуу шартта өзүн жакшы сезет жана иштейт. Бул сапат кууп бара жаткан жырткыч көз жаздымында кетип калган токойлуу жана тоолуу жерлерде иштелип чыккан. Ошол эле өтө өнгүл-дөңгүл мейкиндик жогорку ийкемдүүлүктө иштеп чыккан.

Тайган (кыргызчадан которгондо – «кууп жет – өлтүр») аңчылар тарабынан миндеген жылдар бою эч нерсеге алмаштыргыс жардамчы катары пайдаланылган. Тайган менен түлкүгө, суурга, калтарга, аркарга, тоо текеге, жапайы мышыкка, карышкырга жана кашкулакка аңчылык гылышат. Ат үстүндө тайганды жана алгыр күштарды (шумкар, бүркүт) пайдалануу менен аңчылык гылуу өтө кызыктуу жана кумарды кандырат. Көп учурларда тайгандарды бүркүт менен аңчылык гылууга айкалыштырып пайдаланышат. Эреже катары коендорго тайган менен аңчылык гылышпайт.

Адам менен мамиле жасоодо сыйапылык жана жагынуу менен айкалышкан өз наркын билүүнүн зор сезими тайгандын айырмалуу мүнөзү болуп саналат. Анын кыймыл-аракети, көз карашы – тайгандын адамга мамиле жасосунун ыкмасы мына ушул, ал өтө аксөөк жана өз баркын билет.

Егерде анын бутун басып алса же капыстан бир нерсе тийгизип алса ал оной эле четке чыга берет. Башка жагынан алганда, егерде эссине кол тийгизсе, анда ал ошол замат көнүл бурат жана жадагалса ага кол салганга даяр турат. «Тайган беziп баратканда кулагынан кан агат» – деп айтылат кыргыз макалында – кыргыздар арткы буту менен баарын унуктаруу менен өзүнүн узун кулактарын канжалатып алган өз иттеринин октой кеткен жүгүрүүсүнө ушинтип тан беришет.

Кыргыздарда тайгандын бир күчтүү үчүн бутүндөй бир короо мал, жадагалса кулдарды кошуп берген, байыркы каада-салт болгон, ошондой эле баалуу белек катары жакын туугандарына жана жан досторуна берген. Бул таң калаарлык эмес. Өзүнүн келип чыгышына байланыштуу мындайга ал эң мыкты ылайыкташкан көчмөн жашоонун оор шарттарында ит алмаштыргыс дос жана жардамчы болуп калган.





Өрдөктерге аңчылық

Из кубар иттер

Из кубар иттер – канаттуу күштарга мылтык менен аңчылык кылуу үчүн пайдаланылуучу аңчылык иттер тукумунун тобу. Из кубар иттердин бою орто (ириле-ри 68–70 см) турпаты арык, бекем. Башы шына сымал, кулактары шалпык, түктөрү узун жана түстөрү ар түрдүү. Бул расмий жалпыгы таанылган 35 тукумга жеткен иттердин соң тобу.

Из кубардын иши бир нече элементтен турат: буйдалbastan тез жана кызууланып издеө, башын жогору көтөрүп канаттууну жыты менен издеө. Из кубарлар жасагандай башын төмөн салып, шимшип из боюнча иштөө – жай баракат жана өндүрүмдүү эмес. Канаттуунун соглун жытын алуу менен ит жүрүшүн жайларат жана убакыттан мурда аны чочутуп жибербөө үчүн жай, шыбыш билгизбей барган сайын күчөп бараткан жыткап утурлап жылат. Кийинки кадамы канаттууну чочутуп жиберээрин сезүү менен ал токтой жана чымырканып дым чыгарбай калат жана аңчынын жакын келүүсүн былк этпестен күтүп турат. «Алга» деген жансоо менен ит канаттууну аңчы ата турган жакка так ба-

гыттайт. Баяндалган туюмдук аракети бардык из кубарлар үчүн бирдей, бирок аларды ар бири өз өзүнчө жасап, өз стили жана ишинин арымы ар бир тукумдуку өз-өзүнчө. Ок атуудан кийин демейде ит атылган канаттууну табат жана алып келет. Көптөгөн муундардын ичинде үйрөтүүнүн жана атайдын тандап алуунун натыйжасында из кубар иттердин «тик туруу» жөндөмдүүлүгү тукумунда бекип калган.

Англиялык сеттер – из кубарлар тобундагы иттердин тукуму. Түгү тармал эмес, узун жана сенселген. Англиялык сеттер – тор менен канаттууларга аңчылык кылуу үчүн орто кылымдарда пайдаланылган европалык иттердин түздөн-түз тукуму.



17–18-кылымдарда атуучу аңчылык куралдарынын жайылышина байланыштуу бул иттер өзгөрүүгө дуушар болгон: алардын жүрүүсү тездеп тик туруусу кыйла кооз тарткан.

Пойнтер – испан из кубарын адегенде парата (кулук) – фоксхаундун бир түрү, андан кийин бульдог, женил сеттер, эски француз бракка жана жадагалса тайган менен иреттүү чагыштыруудан чыгарылган кыска түктүү иттердин тукуму. Пойнтер тукумун чыгаруу XVIII кылымда эле башталган, бирок азыркы кездеги пойнтердин түрү биротоло XIX кылымдын сексенинчи жылдарында гана аяктаган.



1977-жылы экранга «Ак Бим Кара кулак» деген фильм чыккан. Бим тусу туура эмес шотланд сеттери болгондугуна карабастан фильмде аны англиялык сеттер ойногон.



Ретриверлер – аңчылык иттердин түрүнүн бири. Жыт алуусу жакшы, мүнөзү жана жаагы жумшак. Бул топтогу ит сейрээк акылдуулугу, ўйретүүнүн женилдиги жана ар кандай нерсеге пайдаланууга болоорлуу менен айырмаланат. Лабрадор-ретривер ретриверлердин эң көрүнүктүү өкүлү болуп саналат. Дүйнөдөгү эң белгилүү тукумдардын бири – лабрадордун

келип чыгышы так белгиленген эмес, бирок лабрадордун теги түндүк американык индейлердин иттери болгондугу маалым. Белгисиз тукумдагы иттерди европалыктар алгачкы жолу 19-кылымдын башталышында Ньюфаундленд (Канада) аралынан көргөн жана аларды Ыйык Джонстун ньюфаундлендери деп аташкан. Лабрадор-ретриверлер алмаштыргыс жардамчылардан болгон: балык уулоодо жардам берип, суу толкундарында адамдарды куткарып калып, жүктүү арабачаларды ташып, аң уулоодо канаттууларды суудан алып келип турган. 1830-жылы Улуубританияга алытурса.



Канаттууну табууда алтын сымал ретриверге тен келген жок

нып келинип, ал жерде талаалык аң уулоо иттери жана канаттууларды алып келүүчүлөр катары белгилүү болгон. 1870-жылга карата лабрадор-ретриверлер тукуму канатынган. 1903-жылы англиялык ит багуучулар клубу тарабынан өз алдынча катары таанылган. Лабрадордун бою 55тен 61 см, салмагы 27ден 34килограммга чейинкини түзөт.

Лабрадор-ретривер – ойноок мүнөздүү кабелтөн күчтүү ит. Лабрадор – берилиген жана акылдуу жан жолдош. Бул ойноок, ак ниет жана адамга жакын ит.

Лабрадор-ретриверлер – таманы көөп турган иттердин жалгыз тукуму. Бул мүнөздөмө алардын сууда мыкты сүзүшүнө шарт түзөт.



Сибирь хаскиси – Россиянын Ыраакы Чыгыштын, денизинин Анадырдын, Колыманын жергиликтүү иттеринен алынган жүк сүйрөөчү ит катары XX кылымдын 30-жылдарында американалык кинологдор тарабынан катталган заводдук адистештирилген иттердин тукуму. Бул Ыраакы Чыгыштын жүк сүйрөөчү жергиликтүү ити иттердин эң байыркы тукумдарынын бири болуп саналат. Азыркы убакта «колдон чыгарылган сибирь хаски» тукуму жүк сүйрөөчү гана эмес жардамчы ит жана шоу-көргөзмө ити катары пайдаланылат. «Хаски» («эскимин» бурмаланганы) башынан эскимостторду билдириген. Кийин бул атالыш эскимосттук хаскилерге жармашып калган. Чукоттук иттердин алгачкы өкүлдөрү Түндүк Америкага келгенде эскимосттук хаскилерден айырмалоо учун аларды сибирь хаскиleri деп атай баштاشкан жана бул атальш бүтүнкү күнгө чейин сакталып калган. Сибирь хаскиси – орто бойлуу, кулактары тик, күйругу түлкүнүкүнө окшош жүк ташуучу ит. Денеси-

ниин катышы жана тышкы турпаты қүчтүн, ылдамдыктын жана чаалыкпоонун негизги төң салмактуулугун чагылдырып турат. Бул иттер узак аралыкка орточо ылдамдык менен женил жүктү ташуу учун арналган. Аларда көгүлтүр түстөгү көздөр көп кездешет. Жыты жок, калын түк – хаскинин мунөздүү өзгөчөлүгү. Табигый жакшы иммунитети хаскини жүгүштүү ооруулардан сактайт. Мүнөзү оюнкараак, жигердүү, төң салмактуу.

Чегилген хаскилер суткасына 250 километрчелик аралыктан өтө ала турғандыгы белгилүү. Чегилген 6–8 хаски саатына 25–35 км ылдамдыкка жетиши мүмкүн. Улуттук илим-изилдөө институтунан Хизер Хасон сибирь хаскиси көптөгөн жүз жылдыктардын ичинде калыптанган өзүнчө бир генетикалык кодго ээ деп эсептейт.



Немис овчаркасы – адегенде койчу жана кызматтык – издең ити катары пайдаланылган иттердин тукуму. Немис овчаркасынын денесине башы төп келген тулкусу бар. Бою 55–65смди түзүшү мүмкүн, Жүзүнө көнүл бурууну жана олуттуулукту берип, кулактары тикчилип турат.



Немис овчаркасы 20-кылымдын аягында Борбордук жана Түштүк Германиянын малчы иттеринин айрым түрлөрүн тандап өстүрүүнүн жана чагыштыруунун натыйжасында чыгарылган. Тукумдун алгачкы жолу расмий пайда болушу Макс фон Штефаницке байланыштуу. Тукумдун Грайф деп аталган алгачкы өкүлүн Штефаниц элдин жана калыстардын алдына 1882-жылы Ганноверде алып чыккан. Немис овчаркасынын дүйнөлүк даңкка карата жолун биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштар ачкан: эң мыкты жумушчу мүнөздөмөлөрүнүн айынан бул иттер согуш убагында өтө керектүү болгон. Немис овчаркалары күчтүү, өздөрүнө ишенген жана чеккиндүү иттер. Ал жан жолдош, кайтаруучу, коргоочу, издеөчү, кызматтык жана

Жолборс деген немис овчаркасы – согуш убагында сыйлыкка та-таштуу болгон жана атап айтканда, «Күжүрмөн кызматы учүн» сыйлыгын алган бирден-бир ит. Анын мыкты сезимтальдыгынын аркасында 7468 мина жана 150дөн ашык снаряд жардырылбай калган .



кароолдук иттер катары бирдей жакши кызмат кылышы мүмкүн. Аскер кызматында, полицияда, мамлекеттик чек араларды кайтаруу учун башка тукумдардан көбүрөөк пайдаланылат.

Ортоазиялык овчарка (алабай) дүйнөдөгү байыркы тукумдардын бири болуп эсептелет. Анын теги тибеттен чыккан. Жакын текстештери монгол овчаркасы жана кубаттуу тибет мастифи. Тукум акыркы төрт мин жылда табигый шарттарды калыптанган. Ортоазиялыктарды кезиктирүүгө мүмкүн болгон аймак Каспий денизинен тартып муздак Түштүк Уралга чейин созулат. Алабайлар мал жана үйлөрдү кайтарган. Алар малды коргоп жырткычтар менен кармашкан.



Иттерди алгачкы жолу көргөндө Марко Пого таң калган. Ал эми кийин мүлкүтү жана малды кайтаруу менен аңчылыкка катышып, жүктөрдү ташыган деп жазган. Түркмөндөр ортоазиялык овчаркаларды улуттук тукум деп эсептейт жана күчүктөрдү чет өлкөлөргө алып кетүүгө тынуу салат.

Коркууну билбegen, кубаттуу жана күчтүү ит бөлөктөрөгө дайыма ишенбөөчүлүк менен мамиле жасайт, ал эми өзүнүн эсисине берилгендигин кашык каны калганча сактайт.

Алабайдын башы чоң, маңдайы тулкусуна шайкеш жазы. Тиштери ак, күчтүү, ири, бүйлөсүнүнө орногон жерде жазы, бири-бирине жакын. Алабайдын көздөрү

анча чоң эмес, тегерек, бири-биринен алышын турат. Бул иттин таманы күчтүү жана бекем. Овчаркалардын салмагы 40–60кг чегинде, ал эми желкесиндеги бийиктиги 70смга жетиши мүмкүн. Тукумдун түсү аркандай – кара, көк, сары, күрөн, боз болушу мүмкүн. Алабайдын түгү катуу жана түз, жетиштүү түрдө калып тыбыты бар. Калың терисинин аркасында ит каршылашынын кабуусунан корголгон.

Түркмөн алабайы жашаган жерде чаяндар, конуздар жана жыландар болбойт. Тукумдун тарыхындагы Бульдозер аттуу иттин бою арткы буттарына на турганда 2 м, салмагы 125 кг болгон.



Колли – шотландиядан чыккан малчы ит. Алардын экинчи атالышы – шотландия овчаркасы. Чың ден соолугу, сабырдуулугу жана отө кооз түгү менен айырмаланат. Тукум иттерге тиешелүү жыттын жоктугу менен бааланып, жаандан кийин гана анчейин жыт чыгат. Ўрө-



түгө тез берилип, берилген буйруктарды өмүр бою эстеп калат, үйрөтүүнүн жүрүшүн оюнга айландыруу менен жакшы көрөт. Башында коллилер кой кайтарып, бул кадимки жумушчу ит болгон, бирок бир жолу аны Шотландияга саякат жасап етүп бара жаткан англиянын королевасы Виктория көрүп калган. Ал тумшугу узун бул итти жактырып калуу менен бир нече итти

ала келген. Ошентип колли жумушчу таптан королдордун сарайына өткөн.


Азыркы кездеги кинологияда коллини түгүнүн түрү боюнча түгү кыскаларга (тармал эместерге), узун түктүлөргө класификацияланат.

Колли – турпаты арык, тулкусу шайкеш бир кыйла ири ит. Дөбөтүнүн желкесиндеги бою 56–61 см, канчыгыныкы 51ден 56 см ге чейин, салмагы 35киллограм, тумшугу узун, созулунк.

Колли тукумунун өкүлдерүүнүн интеллекти жогору, үйретүүгө оной көнөт. Иттердин кулк-мүнөзү сабырдуу, оюнкараак, ак ниет, чыдамкай.

Йоркшир теръери – XIX кылымдын аягында Англияда, Йоркшир графтыгында кооздукка чыгарылган (декоративдуу) иттердин тукуму. Бул теръерлердин теги манчестердик теръьер, малътезе ж. б. болгон. Йоркшир теръери – иттердин эң кичине тукумдарынын бири. Салмагы 3,1 кгдан ашпайт, ал эми бою 17 см. Түгү узун ит, түгү түптүз жана капталдарынан бирдей самсаалап турат. Отө чакан жана көзгө толумдуу, турпаты кекирейген жана каадалуу.

Түндүк Англиядагы Йоркшир жана Ланкашир графтыктары йоркшир теръеринин ата мекени болуп саналат. Анын тегин уотерсайддык теръер болушу мүмкүн деп аташат. Бул тукум XVIII–XIX кылымдарда Йоркширде белгилүү болгон жана «кичинекей, түгү анча узун эмес менен бозомтук-көк» ит катары баяндалган. Бул иттер-



ди дыйкандар баккан, анткени аларга бай адамдарга тиешелүү жерлерде браконьерлик кылбашы үчүн чоң иттерди багууга тыюу салынган. Кичинекей иттер үйлердү келемиштерден сактаган жана өз ээлerin өзөндөрдү жана каналдарды боюнdagы соодага барууларында коштоп жүрүшкөн.

Йоркшир теръерлери башка түкүмдагы иттерге караганда көнүл бурууга муктаж. Алар ары-бери жүгүрүүнү, секириүүнү, топ менен ойноону жактырат, канаттууларга, чычкандарга же күн чубактарга «аңчылык» кылат. Мында алар ээсийнин мамилесине көз салууну унуптайт. Йорк ээсийнин маанайын жакшы сезет жана ага шайкеш келүүгө аракеттенет.

Англиялык Сильвия деген йоркшир теръери тарыхтагы эң кичине ит болуп калган. Чоңойгон кезинде анын желкесиндеги бою болгону 6,35 смны, ал эми салмагы 113, 4граммды түзгөн.



Такса – буттарынын кыскалыгы менен айырмаланган аңчылык иттердин түкүмү. Өлчөмү жана салмагы менен айырмаланган – стандарттуу, кенедей жана көн сымал таксалардын бир нече түрлөрү бар. Ошондой эле таксаларды түгүнө жараша жылма түктүүлөргө, узун түктүүлөргө жана катуу түктүүлөргө бөлүштүрүшөт. Айрым теорияларга ылайык таксалардын теги кыска буттуу аңчылык иттердин чегип тартылган суретү табылган Байыркы Египетте эле пайда болгон.

Азыркы түкүмдүн калыптанышы Түштүк Германиянын аймагында XVI кылымда башталган. Таксалар жөнүндө алгачкы текшерүүгө жаткан эске салуулар 1700-жылга чейин жазылган китепперде кездештү. Кыска бойлуу немис из кубар бракалар анын теги болгон. Такса чын, сөөгү жоон, жерге бекем турган ит. Куйругунун түбү жоон жана бекем, ылдый самсаалап турат. Алдыңкы таманы жазы жана арткысынан чоң. Эркин, кенири арыштайды. Мунөзү боюнча бардык таксалар бирдей.



Таксалар өзүнө ишенет, айбаттуу, эч нерседен тартынбаган иттер, алар өздөрүн чоң жана күчтүү деп сезет. Бир такса өз ээленин коргоп аюуга кол салган учуру белгилүү. Тилекке каршы, ал аман калган эмес, анткени менен ээленин сактап калган.

Такса алгачкы олимпиялык маскот болгон – Вайди деп аталган «айбанат» 1969-жылы 1972-жылдагы Мюнхендеги оюндардын символу катары ойлоп табылган. Таксалар айбаттуулугу жана кубаттуулугу менен белгилүү, ошондуктан Олимпия оюндарынын колдоочусунун ролуна төп келген.



Пудель – көбүнчө кооздук иттеринин түкүмү, азыркы убакта эң кенири тараган түкүмдардын бири.

Пуделдер Франциядан чыккан деп эсептелет, бирок айрымдар Германияны ата мекени деп атайды, анткени «пудель» деген сөз немистен чыккан. Бирок Францияда иттердин бул түкүмү caniche cane аталац – юрдектөн чыккандыгын, мунун өзү пуделдин аңчылык, француз суучул иттеринен чыккандыгын күбө болоорун белгилей кеттүү керек. Тегине жараша пуделдер аңчылыкка даана жакындыгына ээ болот жана суу жана токой канаттууларына, көбүнчө күштарга аңчылык кылуу үчүн ийгиликтүү пайдаланылыши мүмкүн. Мыкты сезгичтигинин аркасында пуделдер издөө-куткаруучулук жана бажы кызматтарында ийгиликтүү пайдаланылыши мүмкүн. Кандай гана болбосун ишке алектенгендигине



карабастан пудель каалоо жана кумарлапынып иштейт. Сыртынан пудель – бул сымбаттуу, башы жараашыктуу, моюну бекем, жону катуу жана шыйрактары булчундуу, мүчөлөрү келишкен ит. Пуделдердин күйругу жогортон чыгып, узун болот, кулактары шалпайып турат. Пудель акылдуу, күнт койгон жана кыймылдуу ит. Байкагычтыгы жана адам менен өз ара аракеттенүүгө кызыккандыгынан пудель женил жана кызыгуу менен үйрөтүлөт жана сабаттуу тамиile жасаганда өздөштүргөн көндүмдердү туруктуу көрсөтөт, мунун өзү аны ойдогудай цирк итинин данкын алыш келген. Пуделдердин жашоосунун узактыгы 12ден-18 жашка чейинкини түзөт.

Композитор Рихард Вагнер оркестрдин репитициясына өзүнүн пуделин ала барчу. Эгерде аспаптардың үнүндө төп келбegen пайда болсо ит катту үрө баштачу. Эгерде ээси дирижердук кылыш жатып туура эмес нотаны угуп калганда кыжырланып колдорун көтөргөн учурда да ушундай эле кылган.



Пекинес – кичинекей тұғы узун ит. Тукумдун аталышының өзү Пекин шаарынан келип чыккан. Кытайлар пекинестерди Фунун кичинекей иттери деп аташат. Пеки-

нестер кытай императорунун үй-булөсүнө таандык болуп, ак сарайда багылган жана карапайым тургундарга кол жеткис болгон. Бул кичинекей кароолчулар, жадагалса сыртынан пекинестер да иттерге караганда кичинекей арстандарга көбүрөөк окшош деп эсептелген. 1860-жылы британиялык аскерлер Пекиндеги Жайы императордук ак сарайды чабуул менен алган. Ак сарайдагылар жана императордун өзү качып кетишкен. Бирок, кийин «Асман алдынын эсси» чоочун жерлик душмандарга калтырбоо учун иттердин баарын өлтүрүүгө буйрук берген. Бактыга жараша англиялыктар алыссы эс алуучу жайлардан тиরүү калган беш пекинести тапкан жана аларды Лондонго өзгөчө ыңгайлуулук менен жеткирген. Пекинес мына ошентип Европада пайда болгон.



Пекинес тукумунун башы чоң, андан калса анын узунунан келген өлчөмү туурасынан келгенине караганда чоң, баш сөөгү жазы жана жалпак. Тумшугу чекеси-не кескин жакындыгы итти түрү суук кыльып көрсөтпейт, андан калса кааррган чоң тегерек көздөрүн кара кирпиктери жээктеп турат. Иттин желкесиндең бийиктиги жок дегенде 15 см, чоң дегенде 25 см. Өлчөмү-нө жараша пекинес 2,5тен 5 кг чейин салмакта болушу мүмкүн.

Пекинес өз ээлерине өзүнүн падышалык тегин эске салып турууну жакшы көрөт жана эркелетүү менен сылап -сый-пап турууну күтөт. Бирок аны чабал же назик ит деп атоого болбайт, ал коркууну билбейт жана ёте ойноок. Ал балдарга жа-

гымдуу мамиле жасайт, бирок баары бир өзүн үйдөгү бириңчи жан катары эсептейт жана көп көңүл бурууну талап кылат.

Кытайдан чыккан пекинес – Жердеги эң байыркы тукумдардын бири. Пекинестин сүрөтүн 4 миң жыл болгон колодон жасалган буюмдардан көрүүгө болот. Кытай императорлорунун ак сарайында пекинестерди кылымдар бою багышкан жана ардакташкан. Пекинес императорлорду тиги дүйнөдөн кайтарууга тийиш деп эсептөген жана император өлгөндө итти аны менен кошо көмүшкөн.



Померан шпици (померандык) – иттердин коодук тукуму. Бул тукум Исландиянын жана Лапландиянын жүк тартуучу иттеринен чыккан. Кайсы бир кезде померандык кыйла ири болгон жана салмагы 16–17 кг. га жеткен. Атальшы Германиянын эски провинциясынын атальшынан – Помераниядан чыгышы мүмкүн. Померания бул иттердин чыныгы ата мекени экендиги күмөн, бирок аларды ошол жердин өзүндө алгачкы жолу бага башташкан.



1870-жылы королева Виктория башкарып турган убакта Помераниядан чыккан шпицтер Англияга жетип, ошол жerde по-мераниялыктын эргежээл түрүн жаратуу, «кийим-кечесин» жакшыртуу жана ага

жалпы жараашыктуулукту берүү боюнча иш башталган. Англиялык жана америкалык шпицтердин мыкты өкүлдөрүнүн сулуулугу бүткүл дүйнөдөгү заводчуларга чоң таасир берген жана бара-бара башка өлкөлөрдөгү шпицтердин кебете-кешири өзгөртүлүп, эталон болгон помераниялык шпицке жакындоодо. Тумшугу менен башы жалпысынан түлкүнү эске салып, баш соөгү анча-мынча тегерек келет. Кулактары чакан, өтө кенири орун алган эмес. Артка чегинген төштүү жана жумуру кабыргалуу денеси кыска. Желкесиндеги бийиктиги 18ден -22 см га чейин. Өтө чакан шпицтин кулк-мүнөзү ойноок, угуусу мыкты келүү менен мүнөзү берилген. Померандык шпиц балдар менен чарчабай ойношу мүмкүн, активдүү жана жигердүү, бирок ошол эле убакта, өзгөчө машакат тартыrbайт, анткени өз ээсин угат. Бул тукум акылдуулугу жана берилгендиги, ошондой эле ээсине жагууну каалагандыгы менен айырмаланат. Померандык шпицти үрөтүү оңойго турат.

Шпицтер өз алдынчалык мүнөзү менен айырмаланат. Өз чен өлчөмүнө карабастан бул тукумдун өкүлдөрү өздерүн «чоң иттер» катары сезет жана жадагалса айбанаттар менен кармашууга чагым чыгарышы мүмкүн.



Доберман – Германиянын Тюрингиясынан XIX кылымдын аягында Апольда шаарында Фридрих Луис Доберман тарабынан чыгарылып, өз жаратуучусуна арналып аталган. Кыска түктүү кызматтык иттердин тукуму.

Доберман – иттердин салыштырмалуу жаш тукуму, аны чыгаруунун үстүндөгү ишке карата алгачкы документтик ырастоо 1880-жылы белгиленген. Германиядан чыккан салык жыйноочу жана полиция кызматкери Фридрих Луис Доберман кызматтык милдети боюнча пайдаланууга туура келген иттерден көңүлү кайт болгон жана «ойдогудай кайтаруучу тукумду» түзүүнүн үстүндө иштөөнү ойлонгон. Актив-



дүү тандоо иштеринин жылдары кылмышкерди изи боюнча издеө жана аны кармоо үчүн чаалыкпаган, коркпогон, тажабаган итти берген.

Доберман турпаты келишкен, мүчөлөрү жарашыктуу жана булчундуу, чоң ылдамдыкты күчтөүгө жөндөмдүү, чондугу орточо ит. Башы узунча келип, шынаа сымал. Эгерде кулактары тигинен турса, жогору бағытталган. Ири жана күчтүү тиштепри бекем жабылган жаагы кубаттуу. Алар демейде коркууну билбейт жана алардан эң сонун кароолчу иттер чыгат. Алар өз ээлериине өтө берилген жана андан калса айтканды угат. Ойдогудай болгондо доберман өзүнде көркүүлүктү жана кубатты айкалыштырып турууга тийиш.

Гиннестин китебине ылайык Зауэр аттуу доберман дүйнөдөгү эң мыкты из кубар болуп саналат. Зауэр жазык издөөсүндө кызматта турганда жана 160 километр алыс аралыкта жыты боюнча гана кылмышкерди издеپ таба алгандыгында рекорд белгиленген.



Чихуахуа – ал болжол менен 1852-жылы табылган мексикалык чихуахуа штатынан атальышы келип чыккан иттердин эң кичинекей тукуму. Ал жөнүндө алгачкы эске салуу биздин заманга чейинки 1500-жылга таандык болгон байыркы течичи или болжол менен чихуахуанын теги бо-

луп саналат. Иттин изи байыркы үч цивилизациядан – маядан, тольтектерден жана ацтектерден чыгат, аларда кенедей ит ыйык катары ардакталган. Түгү боюнча айырмаланган иттердин эки тиби – түгү узун жана кыска түрдөгү эки түрү бар. Түгү узун иттер алгачкы течичилерден болгон. Кыска түктүү течичилер болжол менен биздин эранын 1500-жылы кытайлык үрпөйген иттер чагыштыруу аркылуу пайда болгон.



Чихуахуаны карап туруп аны бир нерсеге көнүл буруусу жакшы, мунөзү жандуу, коркууну таптакыр билбegen ит катары баяндоого болот. Турпаты өтө жыйынтыктуу, ал эми алма түрүндөгү баш сөөгү – тукумдун башкы өзгөчөлүгү. Чихуахуанын узундугу орточо күйругун өтө бийик кармоо жагдайы бар. Бою 15–23 см, салмагы 1–3 кг. Таң калаарлык кыймылдуу, темпераменттүү жана чаалыкпас, үйде же бакта чуркап баратып ойго келбegen секириктерди жасоо менен узак убакыт жүгүрүп жүрүүсү мүмкүн. Ар кайсы өлкөлөрдүн кинологдору бул тукум байыркы жана азыркы ит багуунун тарыхында эң маанилүү орундарды эллейт деп айтышат. Чихуахуа тукуму башка эргежээл тукумдарды калыптандырууга олуттуу таасир көрсөткөн.

Археологиялык күбөлүктөр ба-
йыркы Мексикада жана Кошмо Штаттардын айрым региондорунда чи-
хуахуаны адамдар менен катар
жерге көмгөндүгүн болжолдойт.



Сенбернар – атальшы Швеция Альпсындағы ыйык Бернар монастырынан келип чыккан. XI қылымда Ментон-дон чыккан кечил Бернар саякатчылардың үчүн башпаананы негизде, ал дагы чыйыр жолдой эле Бернардың атынан аталағы калған. Ошол эле ат иттердин жергиліктүү тукумуна ыйгарылган. Ал жер ошол кезде эң бийик жана калык отурукташкан жеринде 2472 метрге жакын бийиктигө Чоң Сен-Бернар ашуусунда жайгашкан. Ал кар көчкүлөрдүн, кату шамалдың тик тоо өткөөлдөрүнүн жана каракчылардың айынан саякатчылар үчүн оор жана коркунучтуу болгон.

XVII қылымда кечилдер кар көчкүдөн жабыр тарткан адамдарды күткарып калуу үчүн иттерди пайдаланууну чекчен. Калың териси иттерди муздан жана кардан ишенимдүү коргоп, ал эми алардың өзгөчө жыт алуусу кар көчкүлөрүнүн астында көмүлүп калган жабыр тарткандарды табууга мүмкүнчүлүк берген. Иттер кечилдерди ереөнгө коштоп барган жана алардың кар көчкүлөрүнүн жакындан калгандыгын сезүү жөндөмдүүлүгү көп учурларда жоюочулардың өмүрүн сактап калчу.



Сенбернар – өтө болумдуу, ири ит. Желкесиндеги бою 61–70 сантиметр, салмагы 50–91 килограмм. Сенбернардың башы чоң жана жазы. Көздөрү күрөн-кочкүл анча чоң эмес, түмшугуна жакыныраак жайгашкан бир аз жүлжүйүңкү. Кулактарынын чоңдугу орточо, башынын каптал-

дарынан шалтайып турат. Чоң жакалуу мюону күчтүү. Сенбернарлар берилген жана тил алгыч иттер. Алар адамдарды жакшы көрөт, ал эми балдарга өтө аяр жана тыкан мамиле жасайт.

Таза тукумду көбөйтүү XIX қылымдын аягында башталган. Азыр кароолчу жана коштоочу иттер катары пайдаланылат.

Сенбернарларды жупташып иштөөгө үйрөтүшкөн. Дөбөтү жана канчыгы адамды издөөгө жөнөп, аны кардын астынан казып чыгарып, канчыгы жабыр тартканды жылытуу үчүн жатып алып, ал эми дөбөтү жардам алууга жүгүргөн.

Сенбернардың күткаруу инстинкти өтө өнүккөн. Эгерде ит жерде жаткан адамды көрүп калса ал ошол замат аны көтөрүүгө же чалкасынан жаткырууга аракеттенет. Эгерде андай болбой калса анда жанына жатып алуу менен өз денеси менен жылытат, ошондой эле уктап калбоосу үчүн жүзүн жалайт.



Япон хини – декоративдик иттердин тукуму. Ошондой эле япон спаниели деген ат менен белгилүү. Түмшугу жазы, калың түктүү, жарашиктуу жана жагымдуу кичинекей өлчөмдөгү ит. Салмагы 1,4 кгдан 6,8 кг га чейин жетет, бирок орточо алганда 4 кг жакын, бою желкесинде 20 см дан 27 см га чейин жетет. Хиндин басыгы, өзгөчө ал тамандарын көтөрүү менен үксүйгөн күйругун жонуна артынып алат. Япон хининин темпераменти салмактуу, өзүнө-өзү ишенимдүү. Бул жароокер, бир нерсени билүүгө

ынтызар жана ак ниет тукум. Японияга алар 6-кылымда эле қытай кечилдери тарабынан алып келинген деп болжолдонот жана башка тукумдар менен чагышпагандыктан узак кылымдар бою өздөрүнүн алгачкы түрүн сактап калган. Европада алар 19-кылымда гана американлык коммодор Перри англиялык королева Викторияга өзү Япониядан алып келген хиндердин жубун тартуу кылганда пайда болгон.

Япон хиндеринин тукуму өзгөчө артыкчылыктардан узакка пайдаланышкан – алардын өз қызматчылары жана дарыгерлери болуп, ал эми бул мындай кенчке ханзаадалар гана ээ боло алган.

Япон хинderи – Будданының Үйлөк Арстандары. Болумуш боюнча хиндер арстан менен көпөлөктүн биримдигинен келип чыккан жана кара ниет рухтарды кууп жибери жөндөмүнө ээ.



Акита-ину – япондук Хонсю аралындагы Акита провинциясында чыгарылган иттердин тукуму. Теги мастифдер менен чагышкан қытайлык шпиц сымал тукумдар болушу мүмкүн. Аңчылыкка алган акиталарды илгери «матагикэн» деп аташкан. «Матаги» деген сөз байыркы япон тилинде «ири жырткычка аңчы» дегенди билдирген, ошондой эле «а尤уга аң уулагандар» деп которуу туура болот.



Акита – бакма иттердин эң ири тукумдарынын бири. Буга археологиялык изилдөөлөрдөн маалыматтары күбө болот, алардын натыйжасында болжол менен биздин эрага чейинки II кылымга таандык шпиц сымал иттердин сөөктерү табылган. Анын баарынан тышкарь, азыркы акиталарга окшош иттер тартылган байыркы сүрөттер сакталып калган.

Акита башы чоң, таманы күчтүү жана кулагынын түрү қызыктай чөнтөкчөлөр болгон демейкiden тышкаркы жана келишимдүү иттин келбетин жаратат. Дал ушул кулакчалары акитаны бир эле убакта а尤уга, карышкырга жана түлкүгө окшош кылат. Желкесиндеги бийиктиги 64–75 см, ал эми салмагы 35–45 килограммды түзөт. Акита-инулардын мүнөзү жакшы, мунун өзү аларды үй бүле үчүн эң сонун айбанат кылат. Алар керек болгондо гана ургөн жоош иттер катары белгилүү. Бул тукумду жакшы көргөндөрдүн көбү акита-ину өзүн женил жана бейгам сезүүгө мажбуrlайт,



Сибия станциясынын жанындагы Хатико статуясы

1932-жылы Хатико аттуу акита-инунун бүткүл Японияга даңбы чыкты. Хатико иштен кийин электричка менен кайтып келген ээсин күн сайын тосуп чыкчу. Бир жолу ээси ишинде өлгөндөн кийин тогуз жылдын ичинде ит бер эле убакта станцияга келүү менен иштен кайтып келүүсүүн күтүп жүргөн.



ошондуктан адамдарга стрессти женүүгө жардам берет деп айтышат.

Немис пинчери – 11–18 килограмм салмактын тегерегиндеги орто өлчөмдөгү. Бул келишимдүү, булчундуу, мучөлөрү оидогудай, акылуу көз карашы акылдуу ит. XVIII кылымдын аягында Германиядан чыккан, цвергпинчер, доберман, ротвейлер, аффенпинчер сыйктуу иттердин белгилүү тукумдарынын теги болуп саналат.

Бул тукум алгачкы жолу Германиянын түштүк -батышында, атап айтканда Вюртемберг шаарында XVIII кылымдын аягында байкалган. Тукум байыркы саздык иттерден чыккан жана майда кеми-рүүчүлөрдү жок кылуу маселесинде өтө жакшы болгон. Андан тышкary, пинчерлерди фермаларды, эссиин малын жана мүлкүн кайтаруу үчүн пайдаланышкан. Бирок, мунун баары анын арасында тукум байкалган жана дилижанстардын ээлериңе кызматка алынган негизги жумушчу сапатына кошумча гана болгон. Зор чаалыкпас-тыгына ишке жөндөмдүүлүгүне ээ болуу менен немис пинчери коштоочу катары



арabalардын артынан түшүп алыс аралыкка чарчабастан жүгүрүп жүрүүгө жөндөмдүү. Тик турган же шалпыйган үч бурчтуу кулактары, шына сымал башы жана акылдуу көздөрү бар келишимдүү, жарашыктуу ит. Анын турпаты түз, узун жону жайынча куйругун көздөй түшүп турат. Арткы жана алдыңкы шайрактары жетиштүү ичке, бирок өтө катуу сөөктүү. Итти үйрөтүү жөнө-

көй машыгууну жакшы көрөт жана жана бир нерсеге үйрөнө алат. Өзү менен жана ша жашагандар менен пинчер өзгөчө, же-кече мамиле табат, мында эссиинэн эн жакшы көргөн ити бойдон калат.

Немис пинчерлери жаратылышынан келемиштерди кармайт, жерди казууга кызыгуусу мына ушундан келип чыгат. Чычканды сезип калып жаалына келген пинчер саналуу секунддардын ичинде короо алдын-дагы участоктогу сиздин сүйүктүү гүлдөрүнүзүндүн арасынан килейген чункур салууга жөндөмдүү.



Ньюфаундленд (суучул) – Канадада адегенде жумушчу ит катары пайдаланылган иттердин белгилүү тукуму. Бул калыңузун кара же күрөн түктүү жана калың тыбыттуу чоң иттер, тошундо жана таманында ак түктөрүнүн болушуна жол берилет. Ньюфаундленддин салааларынын арасында тарсылдактары болот. Ал Ньюфаундленд аралынан келип чыкандыгы белгилүү. 2000 жылда эле аралдын батыш жээгинде аларда бул иттер жашаган түндүк американлык индейлердин конуштары болгон. Чарчабагандыгы, жумушчу сапаттары, күчү, тартынбастыгы боюнча көп кылымдардын ичинде тандап алынган ньюфаундлендердин молосстордун теги болуп саналат. Алар жөнүндө алгачкы жазуу маалыматтары 1639-жылга таандык. 17-кылымдан тартып Эски Жарыкчылыктан алып келинген иттер



таасир көрсөтө баштаган. Ал эми жүз жылдан кийин Европага активдүү алып келе башташкан. Тукумду колго естүүрүү Англияда башталган. Ньюфаундлендер 1860-жылы Бирмингемде алгачкы жолу көргөзмөдө көрсөтүлгөн. Бул бою 71 см ге чейин жеткен ири ит. Алардын салмагы 70 килограммга чейин жетиши мүмкүн.

Алардын мүчөлөрү шайкеш келип, сөөктөрү кубаттуу, кыска, кенири түмшуктуу чон тегерек башы бар. Чакан саландап турган кулактары итти аюуга окшоштурат. Алар сууга сүзүүнү жактырат жана сууга түшүүнүн ар бир мүмкүнчүлүгүн пайдаланат. Алар автомобилдерге сабырдуу мамиле жасоо менен ага түшүп саякаттоону жактырат. Ньюфаундлендер ит үчүн өзгөчө мүнөзгө ээ. Алар чыдамдуу, жакшы көргөн, тил алчаак жана сабырдуу, өз жашоосунан жок болуп кеткен үй-бүлө мүчөлөрүн жана үй жаныбарларын өтө сагынат.

Моряк деген суучул ит ньюфаундленд Льюистин жана Кларктын экспедициясына – (1803–1806-жылдар) АКШнын Атлантика жээгинен Тынч океанга чейин жана кайра кайткан аймагы аркылуу алгачкы жөө жүргөн экспедицияя катышкан. Канзас-ситидеги (Миссури штаты, АКШ) бул экспедициянын урматындагы монументте скульптуралык топтун курамында моряк да чагылдырылган.



Ротвейлер – моллосттор тобундагы иттердин кызметтүк тукуму. XVIII кылымдын ортосунда Ротвайл шаарында (Германия) чыгарылган. Тукумдун теги жөнүндө жазуу жүзүндүгү күбөлүндүрүүлөр сакталып калган эмес. Тарыхчылар ротвейлерлерге окшош иттер Байыркы Египетте эле белгилүү болгон деп болжолдошот. Тутанхамондун көрүстөнүндөгү баразь-ефтерден суктанарлык согуштук көрүнштөрдү кенири көрүүгө болот. Ал сюжеттердин кейипкерлери – өз ээлери менен катар



дүшмандын жөө аскерлерине ырайымсыз каршы турган жаалдуу, согушчул жана женилбес иттер. Ротвейлерлердин тектери фараондордун өлкөсүн басып алуудан бир нече жолу сактаган. Ал эми тынчтык мезгилинде египеттик иттер жайма-жай жашаган. Алар диний каадаларга көп катышкан. Алардын зор статуяларын жергилитүү башкаруучулардын ак сарайларынан көрүүгө болоорлугу таңкаларлык эмес.

Ротвейлер катуу сөөктуү, туруктуу, күчтүү мүнөзгө ээ болгон ири ит. Ротвейлерлер иштегенди өтө жакшы көрөт, алар чарчабайт, жигердүү жана күчкө толгон иттер. Алар берилген коргоочулар жана ээсин коргоо үчүн көп нерселерди жасайт. Көпчүлөк ротвейлер айкын бир адам менен кыйла жакын мамиле түзүүгө ынтызар.

Азыркы кездеги ротвейлерлерди куткаруучулук отряддарынан көп көрүүгө болот. Алар жер титирөөдөн кийин имараттардын урандыларынын алдынан адамдарды тез табат. Корк-погон жана ооруксунууга чыдамдуу иттер урандылардын арасынан жабыр тарткандарга чапчаң жетет. Бул иттердин чаалықпастыгы жүздөгөн өмүрлөрдү сактап калууга мүмкүн-чүлүк берген.



Мопс – декоративдик иттердин түкүмү. Мопс байыркы қытайлык түкүм. Мопс төрт чарчы түрүндөгү чакан жана мүчөлөрү шайкеш ит. Бую 33 см га чейинкини, ал эми салмагы 7 килограммга чейинкини түзөт. Алгачкы Қытай кол жазмаларында «төрт чарчы, тумшугу қыска, бою пас иттер» айтылат. Қытайда «Хап Па» жана «Ло Цзе» деген иттер болгон. Бул эки түр өтө окшош болгон жана түгүнүн узундугу менен айырмаланган. «Ха Палардын» түгү узун болгон. Қызы мопстордун теги «Ло Цзе» болсо керек, алар пекинестерге окшош, бирок түгү қыска болгон. Мопстар эл башчыларынын иттери болгон жана бай үйлөрдө жашаган. Ал убакта мопстордун бырыш-тырыштары анча терен эмес болчу, бирок чексиндеги бырыштын издери даана көрүнүп турган жана иероглифтерге окшош. Дал ошондуктан мопстун чекесиндеги бырыш-тырыштарды императордук белги деп аташкан. Мопс Францияга 1553-жылы түрк флоту менен келген. Кийин бул түкүм Оранскийлердин эл башкаруучу йүүнүн түсүнө окшоштургандыктан Нидерланддарда сүймөнчүктүү болуп калган.



Вильгельм III Оранский Англиянын королу болгондо ал жана аялы Мария II 1689-жылы мопсторду Нидерланддардан алып келген. Бул түкүм эки жүз жылга жакын өтө белгилүү болгон, бирок бара-бара мопстар азая баштаган. 1864-жылы өзүндө бул түкүмдүн болушун каалаган англиялык королева Виктория үчүн бир итти араң та-бышкан. 20 жылдан кийин мопсторду жакшы көрүүчүлөрдүн алгачкы клубу түзүлгөн

жана анын аркасында түкүм жакшыра баштоо менен ал иттерде бүгүнкү күнгө чейин бааланган стандарттарга ээ боло баштаган. Наполеондун биринчи аялы Жозефинанын «Фортуна» аттуу сүйүктүү мопсу болгон.

18-кылымда мопстор накта аялдардын иттери деп эсептелген. Мынданай бакмасынын болушу аял үчүн барктуу жана модалуу болгон. Мопсторду сейилдөө үчүн гана эмес ак сөөктөрдүн кечелерине өздөрү менен кошо алып жүрүшүп, бул жакшы жөрөлгө деп эсептелген. Бирок кийин алар ушунчалык белгилүү болуп калгандыктан ак сөөк аялдар мопс сыйктуу сейрәэк нерсеге мактана алышпай калышкан жана иттер мещандыктын белгиси болуп калган.



Эрдельтеръер – иттердин түкүмү. Бую 58–61 смга жакын, салмагы 20–29 кг жакын. Эрдель – Эйр жана Ворф өзөндөрүнүн ортосунда турган Йоркширдин Батыш рейдингиндеги өрөөндүн аталышы, ал Эрдельтеръер түкүмунун туулган жери да болуп саналат. XIX кылымдын ортосунда жумушчулар бул итти катуу түктүү эски англиялык каралжын терьерди жана сары терьерди Оттерхаунд менен чагыштыруу жардамы менен чыгарган. 1886-жылы Чон





Эрдэльтерьер ан улоодо

иттерди жакшы көрүүчүлөрдүн улуттук клубунда эски аngliaлык Эрдэльтерьер тукуму расмий катталган. Жер астындағы ийиндерге аңчылык қылуу учун Эрдэль етө чоң болгон, бирок ал калган бардыгы учун жакшы болуу менен тайгандардын канынын арапашуусу аркасында сүудагы аңчылыкта өзгөчө шамдагай болгон. Ал кыйла ири күштарга аңчылык қылууга мүмкүнчүлүк берген жогорку сезимтальдыкка жана өлчөмгө ээ. Бультерьер изди шумдуктай кууйт жана күштүн жытын күчтүү дарынын жыты басып кеткен ок атуудан кийин дагы изди жоготпойт. Эрдедин бою жана мунөзү ферманы же үйдү жакшы коргоочу кылат. Эрдеддерди браконьерлер да пайдаланган, негизинен алар клубга киругу жана мыйзамдуу негиздерде аңчылык қылуу учун каражаты жетпеген карапайым ададар болгон. Коен же канаттуу иш жүзүндө бардык жерде болгон жана эрдеддерди алардын изин кууганга, өлтүргөнгө жана эссиине өз алдынча алып келүүгө үйрөтүш-

көн. Маанайы көзү, кулактарының жана күйругунун абалы боюнча билинип турат.

Адамга жакын жана өзүне ишенген, сүйкүмдүү, тартынбас жана ақылдуу ит кээде көжирликти көрсөтүшү мүмкүн. Да-йима сак, ажаан эмес, бирок коркпогон ит.

Эрдэлдер – төрьеерлердин ичинең эц ириси, ошондуктан аларды «Төрьеерлердин королдору» дэп аташат.



Англис бульдогу – молосстор жана мастифдер топчосундагы иттердин түкүмү. Түкүмдү жан сакчы жана жан жолдош иттерге таандык кылышат. Азыркы кездеги англиялык бульдогдор XIX кылымдын экинчи жарымында чыгарылган. Түкүмдүн негизинде азыркы кезде өлүп жок болгон иттердин түкүмү эски англиялык бульдог жатат. Англиялык бульдог даана көрүнгөн жекече мүнөзгө

ээ жана Англиянын улуттук ити деп эсептөлөт. Көгчүлүк учурларда чыныгы джентельменге таандык кылынган мүнөздөрдү – бир жагынан дыкандыкты, сабырдуулукту консервативдүүлүктү, айрым күйпелектөбөөнү, экинчи жагынан ак сөөктүкүтү, келишимдүүлүктү жана одонороок жагымдуулукту аралаш көрсөтүп турат. Бульдогдорду багуу чоң жоопкерчиликтү талап кылат, анткени, тукум өсүнүн жүрүшүндө альшуучулуктан декоративдүүлүккө айланып, өзүнүн жумушчу сапаттарынан айрылган жан өтө жармач болуп калган.



Бульдогдор Англияда пайда болгон жана «кандуу спортто» негизинен бульбейтингде – букаларга тукурууда пайдала-нылган. Бульдог тукумунун аталышы (англ bulldog – түз алганда «бука ити») дал ушундан пайда болгон. Тукумдун пайда болушунун так убактысы белгисиз. «Off English Dogs» деп аталган тарыхтагы алгачкы кинологиялык эмгегинде (1576) Джон Каюс өз убагындагы көп баяндаган, бирок бульдогдорду атаган эмес. Кызыл ал убакта тукум калыптана элек болсо керек. Ошол эле убакта доктор Каюс аны «мастиф» же «бэндогг» деп атаган тукумду баяндайт. Ал иттер зор көжир, ажаан, жандуу болгон. Алар өтө чоң жана ал канчалык жапайы жана жинденгендигине карабастан «буканын кулагынан тиштөө менен жылдыrbай түрүү» учун ойдогудай туура келет. Узак убакыт бою бардык чоң иттерди мастифдер, ал эми бардык байлоодогу иттерди «бендог-

дор» деп атап келишкендигин белгилей көтүү зарыл. Англиялыктар XVII кылымдын баштальышында эле калган «мастивдердин» «бульдогдорду» бөлүп көрсөткөн деп кесе айтууга болот.

Спорт клубдарынын жана командаларынын эмблемаларында бульдогдор баарынан көп – күчтүү жана тырышчаактыкты көрсөткөн, бул булчундуу, кубаттуу, келишкен жаныбар тартынбастыктын жана эмне болсо да женип чыгууну каалагандыктын символу катары спорт учун эң со-нун туура келет.



Англис кокер-спаниели – өзүнүн кыймылдуулугу жана чаалыкластыгы менен айырмаланган аңчылык ити. Америкалык жана орус спаниелдеринен башынын өлчөмү жана түрү, ошондой эле мүчөлөрүнүн катышы менен айырмаланат. Англис кокеринин мүчөлөрү чың жана булчундуу, дениси кыска, тамандары күчтүү жана бекем, ал эми башы алды жакка ийилип жана анча-мынча жалпақ, ақылдуу көздөрү ак ниет, шайкелен. Англис кокеринин түгү ар түрдүү түстө узун, үлбүрөп турат жана калың. Англис кокери ан улоо убагында туруктуулукту жана чаалыкпоону көрсөтөт. Аң улоочулук инстинкттери жана жыт алуусу эң жогорку денгээлде өнүккөн. Адамдарга жана башка иттерге мээримдүү мамиле жасайт, балдар менен ойногонду жакшы көрөт.



Америка кокери

Англис кокер спаниели америка кокеринин теги болуп эсептелгендиги белгилүү, алардын окшоштугу ушуну менен түшүндүрүлөт. Америкалык ит өлчөмү жана салмагы боюнча англиялык жана орус иттерине уттарат, ал эми бул тукумдун негизги айырмасы турпаты туура, жарашиктуу башында турат. Америка кокеринин баш сөөгү тегерек түрдө, көзү сүйрү, ал эми кулактары узун. Америка спаниели түстүү, кара, каралжын жана башка ар кандай түстөгү узун жана үлбүрөгөн түгү менен мактана алат.



Америка кокеринин мыкты аңчылык сапаттарына карабастан ал ар кандай көргөзмөлөрдүн катышуучусунун ролунда жана жөн эле үй-бүлөдөгү башкы сүймөнчүк катары кыйла белгилүү.

Шарпей – кайтаруучу жана аң улоочу тукум, ал эми байыркы убакта Кытайдан чыккан алышуучу иттердин эң байыркы тукумдарынын бири. Жөндөмдүүлүгү аз иттердин түрүнө таандык жана терисинин демейкиден тышкary өтө терең бырыш-тырыштары жана көгүш кара тили сяктуу белгилери менен айырмаланат. Активдүү жана орто өлчөмдөгү мүчөлөрү бекем ит. Башындағы жана желкесиндеги бырыштар, кичине кулактары жана «гиппотамья» мурду өзгөчө көрк берип турат. 1978-жылы шарпей ошол кездеги дүйнөдөгү эн сейрек тукум катары «Гиннестин рекорддор китебине» киргизилген. Шарпейдин бою 44–51 см, ал эми салмагы 18–35 кг. кытай иттеринин келип чыгышы



өтө аз белгилүү, анын үстүнө иттердин Кытайдан келип чыкандыгын аныктоого жардам берүүчү документтердин көпчүлүгү биздин заманга чейинки 213-жылы император Цинь Шихуанди тарабынан жок кылынган. Эки негизги теорияда шарпей же болбосо түгү жумшак чау-чаудан же болбосо байыркы мастифдерден келип чыгат деп айтылган. Кытай шарпейлери жана чау-чаулары бир эле убакта жашаган, ал эми тукумдардын калыптанышында жана сырткы көрүнүшүндө окшостук бар, анын үстүнө иттердин бардык белгилүү тукумдарынын ичинен бул эки тукумдун иттеринин тилинде гана көгүш-кара тактар бар. Шарпей тынч, көз карандысыз, бейтарап, үй-булөгө берилген ит. Чонойгон шарпей өтө аярлыгы жана башкаларга ишенбегендиги менен айырмаланат. Теренде орун алган көздөрүнүн айынан анын чет жаканы көрүүсү көпчүлүк учурда чектелүү, ошондуктан көпчүлүк шарпейлер кескин кыймылдоодон коркот. Шарпей көпчүлүк учурда башка иттердин тукумдарынын өкүлдөрүнө карата жаалданып турат, ошондуктан шарпейдин кү-

Шарпейге 300 миң жылдан кем эмес экендигин ДНК ны талдоо ырас tagan – башкача айтканда ал иттердин эң байыркы тукумунун тобуна кирет жана азыркы иттердин бардык тукумдары келип чыккан негизги төрт тукумдардын биригинин түздөн-түз урпа-ты болуп саналат.



чүктөрү башкаларга эрте аралашууга жана үйрөтүүгө муктаж болот.

Тибет мастифи – иттердин тукуму.

Тибет мастифи жумушчу иттердин тукумунун байыркы тукумдарынын бири болуп саналып, ал тибет монастырларында кайтаруучулардан болгон, ошондой эле Гималай тоолорунда көчмөндөргө жардам берип келген. Байыркы убактан эле алгачкы айтылгандардан баштап, бул тукум жомокторго жана болумуштарга аралашып келет. Аристотель жана Марко Поло, ошондой эле көпчүлүк башка авторлор мастифдердин кара күч жана жүрүм-турум табигый күчү менен кубатын даназалап келген. Жадагалса тибет мастифинин ургөнү эч несеге салыштыргыс жана тукумдун жогорку баалуу белгиси катары эсептелет. Тибет мастифинин келип чыгышына жана анын тибеттик маданияттагы ордуна таңданган Мартин, Яатт, Мэнэн, Бекмани, Зибер, ошондой эле Штребель жана Биландт сыйктуу эн чыгаан кинологдор аны иликтеөнүн үстүндө иштеген. Азыркы учурда тибет мастифи молосстор тобуна таандык болгон бардык тукумдардын түпкү теги болуп саналат деп айтууга негиздер жок деп эсептеген пикир бар. 1847-жылы лорд Хардинг

(кийин Индиянын вице-королу болгон). Королева Викторияга жиберген ит Батыш Европанын жээктөрине алгачкы жолу жеткен белгилүү тибет мастифи болгон. Кийин XIX кылымдын 80-жылдарында Эдуард VII Англияга өзү менен эки итти ала келген. Тибет мастифинин түгү тегиз калын, мунун өзү жадагалса итканы курбастан жыл бою асман алдында багууга мүмкүнчүлүк берет. Чоңойгон тибет мастифинин салмагы 60 тан 80 кг нын чегинде болот. Бою 60–77 см. Мүнөзү боюнча үй-бүлөдө жашоого жана үйдү кынтыксыз кайтарууга жөндөмдүүлүктү өзүндө айкалыштырган тынч, сабырдуу ит. Башка иттерге карата мамиле жасоодо ынактыкты көрсөтөт, жаалданууга төп, кайтарууга жөндөмдүү. Эсine карата көз карандысыздык тукумдун негизги айырмалуу белгилеринин өзгөчөлүктөрүнүн бири. Кайтаруу учун чыгарылган бул иттер күндүзгү убакта уктоо менен түн ичинде уктабоону артык көрөт.

Тибет мастифи дүйнөдөгү эң кымбат ит болуп саналат.



КЫЗЫКТУУ ФАКТЫЛАР

● Түмшугунун түрү боюнча иттердин жашоосунун узактыгын аныктоого болот. Карышкырдыкына окшогон шүштүгүй белгилери бар иттер демейде көбүрөөк жашай тургандыгы байкалган. Түмшуктары жалпак иттердин, мисалы бульдогдордун жашоосунун мөөнөтү кыйла кыска.

● Айбанаттын картайгандыгынын алгачкы белгилери – ак түктөр 5–7 жаш курагында пайда болот, бирок түгүнүн баары эч качан агарбайт. Күрөн пуддер өз жашоосунун 1–2 жылында эле агара баштайт.

● Ирландиялык борубасар тукумуун өкүлү эң чоң ит болуп калган, анын бою желкесинен 80 смдан ашык болгон.

● Иттер стресске адамдардан кем эмес дуушар болот – бул аш казандын бузулусунун пайда болушунан баарынан көп көрүнөт.

● Сибирь лайкасы, шарпей жана пекинес иттердин эн байыркы тукумдары болуп саналаарын изилдөөлөр корсокон.

● Космосто болгон алгачкы ит Лайка болгон – ал 1957-жылы советтик «Спутник-2» менен алысқы саякатка барган.

● 2005-жылдан баштап Австралияда питбультеръерлерди жана ага окшогон кооптуу иттерди багууга тынуу салынган.

● Ар кандай музыканы попту, проекту, классиканы уктуруу менен иттерге классика жагат – деген тыянакка окумуштуулар келишти, дөбөтторгө ар

кандай музыканы : «Metallica» добушу иттерди байкаларлык кыжырдантат, ал эми поп-музыкага алар дээрлик көңүл бурбагандыгы белгиленген. Ал эми классика айбанаттарды тынчтанууга жана гармонияга алып келет

● Иттер өз ээсин үйүрлүк инстикттин аркасында жол башчы катары эсептейт.

● Иттердин тилдеги даамды айырмaloого мүмкүнчүлүк берүүчү болгону 1700 рецептору бар, ал эми адамдыкы – 9000 мин.

● Байыркы Чыгышта пекинестердин жана япон хиндеринин кызматчылары болгон.

● Иттер добушту адамга караганда торт эсэ жакшы угат.

● Күчүктөр сокур жана дүлөй болуп туулат, бирок алардын жыт алуусу ото жакшы онүккөн болот.

● Египете кутурган ит капкан адамга уурунун күчөп кетиштин болтурбоо үчүн ошол иттин боорун жедиришкен.

● Иттердин эң сейрек түкүмү – бул тибет күү мастифи. Бул үлбүрөгөн күү түгү бар чоң келишимдүү иттер Азияда гана кездешет. Бул тукумдун күчүгү миилион доллардан ашыкты түзөт.

● Иттер да тердейт экен. Бирок ошол эле тер адамдардын бүткүл денесиндеги тери аркылуу чыгат, ал эми иттердики таманы аркылуу чыгат экен. Сиз буга ысык жайкы күнү или байкоо менен ишнене аласыз. Поп-корндуң же жүгөрү чипстеринин жытын эске салган шордун жыты мунөздүү белги болот.

● Иттердин түмшугунун изи өзүнчө эч иерсеге салыштыргыс, ошондуктан аны адамды идентификациялоо үчүн манжалардын изи сыйктуу эле айбанатты идентификациялоо үчүн пайдаланылат. Криминалисттер айбанаттардын жана алардын ээлери катышкан кылмыштарды териштириүүдө көп учурларда бул жагдайдан пайдаланышат.

● Таттуулар жонундо айта кетели, иттер үчүн шокалад коркунучтуу. Анда иттин борбордук иерв тутумун жана жүрөк булчундарын жабыркаткан теобромин бар. Адамдын организминде бул затты энзимдер эритет.

● Иттер кандайдыр-бир жорук жасоонуну алдында лидердин жактыруусун талап кылат.

● Ал эми эц кичинекей ит – Heavtn Sent Brangdy аттуу чихуахуа. Анын салмагы 900граммды түзүт жана бою Соса-Соланын банкасындай.

● Айбанаттардын уқуктары жонундо алгачкы мыйзам 17–18-кылымдарда Японияда кабыл алынган. Ага ылайык иттерди өлтүрүү өлүм жазасына тартылган, ал эми шаардыктар жолбун иттерге «улуу урматтуу Ит» катары кайрылууга тийиш болгон.

● Байыркы орустагы 14-кылымдын «Митрополичье сот акыйкattыгы мыйзамдар жыйнагына ылайык ит бир өгүз, үч жылкы же бир короо кой катары бааланган.

● Иттин жырткычтык табиятын анын тамак-ашы аныктайт – ал болушунча биологиялык ылайыктуу, башкacha айтканда карышкырлардыкындай -айбанаттардын белогу көп, углеводдор аз болууга тийиш.

● Лундехунд түкүмүнүн алты манжасы болот жана өз кулагын жаба алат.

● Лабрадор ретривер №1 болуп саналат – бул Канадада, АКШда жана Улуубританияда эц сүймөнчүктүү түкүм.

● Иттердин ден-соолугунун №1 проблемасы семирип кетүү болуп саналат.

● «Чакадан куйгандай жаап жатат» деген сөздөр 17-кылымда Англияда пайда болгон, мында жаандардын оор мезгил убагында көнтөгөн мышыктар жана иттер чөгүп өлгөн деп эсептелет.

● Басенджи катары белгилүү болгон африкалык карышкыр ит дүйнөдөгү уро албаган жападан-жалгыз ит болуп саналат.

● Бардык иттердин анатомиясы бирдей – 321 соогу жана 42 туруктуу тиштери болот.

● Рин Тин Тин «Голливудун жылдызы» болгон алгачкы ит жана ал иш жүзүндө өзүнүн фильмдерге 22 контрактына таманынын изи менен кол койгон.

● Долматиндердин күчүктөрү апап бойдон төрөлөт.

● Чихуахуа оздору табылган Мексикадагы мамлекеттин урматына ушундай деп аталаган.

● Күчүктөр бир айдан кийин гана кадимкideй коро баштайт.

● «Бул иште иттин этин жеген» деген сөздөр байыркы Оруста пайда болгон. Начар окуган окуучуну жыл бою кадимки тамак-аштан ажыраттуу менен адамдарды корбөй окуп-үйрөнүүгө мажбурашкан. Бул жылдын ичинде ал наан жана суу менен гана тамактangan. Ал жалгыздыкты сезбеши үчүн ит менен кошо камоодо отурууга уруксаат берилген.

250c